


83.8

т° 25

КАРЫМШАК ТАШБАЕВ



АК ЧЫЧКАНГА  
кумүштөн  
така  
кактым

УДК 821.51-93

ББК 83.8

Т 25

КРнын патент кызматына караштуу интеллек-  
туалдык менчик боюнча мамлекеттик фондусунун  
жетекчилигиге жана жамаатына, ошондой эле Ош  
شاарынын Мэри – Ж. Исаковго демөөрчүлүк кыл-  
гандыгы учун ыраазычылыгымды билдирем.

*Автор*

**Ташбаев Кармышак (Аликетегин).**

Т 25      **Ак чычканга күмүштөн така кактым: Ырлар.  
(Жаш ата-энелер, бөбөктөр, тестиер балдар учун  
ырлар). – Б.: «Бийиктик», 2009. – 152 б.**

ISBN 978-9967-13-529-1

Жумуриятыбызга белгилүү акын, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек синирген ишмер Кармышак Ташбаевдин бул китебинде кыргыз элинин салт-санаа, бешик, оюн ырлары, жаныбарлар, жаратылыш кубулуштары, эл-жер, Мекен жана балдар дүйнө таанымына арналган артүрдүү ырлары топтоштурулду.

Т 4803300200-09

УДК 821.51-93

ББК 83.8

ISBN 978-9967-13-529-1

© Ташбаев Б., 2009



## БАЛДАР ДҮЙНӨСҮ КИТЕБИНЕ УЧКАЙ СӨЗ

Колунуздагы жамалы жарык ыр китең жумурай Адам пешенесинин эң сүймөнчүк муунун ээлеген кенжетай наристелерибиз менен кол арага жарап бараткан тестиерлеребизге, небере-чебүрөлөрүнүн жытына тойбой шоркурата жытташкан чоң ата, чоң энелеребизге, автордун буйругу менен айтканда биринчи бөбөк күткөн жаш жубайларга арилат.

Баланын түйүлдүккө айланып, «ыңаа» тартып жарык дүйнөгө келиши, торолуп кадам шилтеп, тиши жаруу доорунан ажарлуу кенжетай, тестиер балдарын жашоо кумарын аңтарып, аларды кайрадан өздөрүнө тартуулап, аныгын айтканда, өзүнө өзүн таанытуу, дагы да тактап айтканда, балдарды өздөрүн өздөрү тарбиялоого машыктыруунун өрнөктүү каражатын иштеп чыккан акын. Мисалы, эсеп-кысап же салаалардын оюну жана «Табият, айбанаттар дүйнөсү жөнүндө табышмактуу ырлар» аттуу ыр шингилдери китең даректелген окурмандын ой-курчутма жадыбалына, сары санаа жүгүртмө дубалына айланганбы десе болот.

Китең жургубуздин салт-санаасына, ырым-жырымына, эзелки жөрөлгө-жосунуна балдарды беттештирип, кабыл алдырып өздөштүрүп, аларды кезектеги өз балдарына оодарышын ниет тутунат китең ээси жаш жубайларга. Бирок ал акыйкатты кабыл алган заман инсандары барбы?




Иш-кызматтан улам ушу таптагы жаш жубайларга же ага бой сунуп турган улан, кыздарга дал ошол ата-бабабыз осуят калтырган озуйпалар, на-кыл сөздөр жөнүндө аңгеме-дүкөн куруп же учкай китеpterди дыкатына собол иретинде ташта-саныз, түк ооз ачпай уятыз калтырышат. Мейли ал ошолордун намысына калсын дейли.

Китеп жараткандын ниети апачык. Эмнеси болсо дагы азыркы урпактарыбыз ата-бабаларыбыз сунуш кылыштыр, бирок унут болуп бараткан баалуу нускаларын кайрадан жаңыртып, эскере жүрүүбүздү дыкатыбызга салып олтурат.

Дилден айтканда элдик ширетмелерди ого бетер ширетип ыр жараткан акынга урмат-сый гана айтарыбыз.

Мырза СУЛАЙМАНОВ,  
филология илимдеринин доктору, профессор,  
Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек  
сицирген кызматкер.





## САЛТ-САНАА ҮРЛАРЫ

### БАЛАГА АЗАН АЙТУУ ҮРҮ

Аллоуакпар, Аллоуакпар, Аллоуакпар,  
Уккула, бардык тарап, бардык катмар,  
Алпейимдиги бардыгын сактаар.  
Тенирим мына бизге дөөлөт берди,  
Ааламга көз жарып адам келди!  
Айыл-апа баарына сүйүнчү айтам  
Арабызга арыштаар кадам келди.

Кең пейилге кенири бакыт берди,  
Касиети колдосун кара жерди.  
Азан айтып баланыň атын коём,  
Алла Таала буюрган затын коём.  
Тенсингендөн тецирим бала берди,  
Терметсин деп бешигин жана берди.  
Уул болсо өз элин жоодон сактаар,  
Энекеси эмизген сүтүн актаар.  
Жерин айдал жайытта малын багар.  
Жер сугарып тер төгүп нанын табар.  
А кыз болсо – көкүлүнө мончок тагар,  
Кийиз жасап, гүл тагып үйүн жабар.  
Энесинин колунан ишин алаар,  
Мейман келсе төрүнө кийиз салаар,  
Үйдүн ичин түрлөнтүп сайма саяр...  
Айткыла, уул бекен? Же кыз бекен?  
Жарыктыкка кандай Жан төрөлдү экен?  
– Уккула, уул экен! Уул экен!



Уул болсо – элине медер болсун,  
Өз элинин баркына жетээр болсун.  
Эр жетип, элдин милдетин алыш,  
Жүртүн коргоп кубаттуу күчкө толсун!  
Аллоуакпар, аллоуакпар, аллоуакпар,  
Уккула, бардык тараپ, бардык катмар,—  
Баланын айтам – Аллаберди болсун аты,  
Эр жетип, эркин ёсуп, күчкө толсун!  
Өз жеринин турпагынан кубат алсын,  
Өз элинин тагдырына күйүп-жансын,  
Бардык айыл апага тегиз болсун,  
Төрөлүүчү инилери эгиз болсун!  
Омийин! Аллоуакпар, аллоуакпар!  
Аллабердини Алла өзү сактаар...

### БАЛАНЫ ООЗАНТКАНДА

Бабалардын ырымы,  
Жарык күн бу чыныгы.  
Ата-энендин жолу бул,  
Умай эне колу бул.

Үйлап оозун ачканың,  
Жашоо даамын татканың.  
Төрөлдүң бул Ай менен,  
Оозанталы май менен.

Атаң таткан сары май  
Энең таткан сары май!  
Өмүр сүргүн арыбай,  
Жаксын сага дарыдай!



## БАЛАНЫ ЫСЫРЫКТАГАНДА

Ырым-жырым талабы,  
Арча ысырык жагалы.  
Арча күйсүн чатырап,  
Бала көөнү ачылат.

Ысырык бул, ысырык,  
Илдет кетсин кысылып.

Калбай күйсүн күкүмү,  
Үйгө толсун түтүнү.

Жолобостон балама,  
Оору качсын талаага.

Чөлгө кетсин жамандык,  
Үйдө турсун амандык.

Ысырык бул, ысырык!

## БАЛАНЫ ЖУУНДУРГАНДА

Көнгүн балам, сен эми,  
Чыйраталы дененди.  
Самындаилы колунду,  
Анан жууильу жонунду.

Кирдебесин курсагын,  
Таза жүрсүн буттарын.  
Жыттар чыксын ачыган,  
Суу төгүлсүн чачыңан.

Аппак болсун моюнун,  
Жыпар чачсын коюнун.  
Бул тазалык белгиси,  
Балам жыргап сергисин.

Оору сыркоо миндеген,  
Ағып кетсин суу менен.  
Жамандыкты укпагын,  
Таза жуунуп уктагын.





## БАЛАНЫ ҚӨРГӨНУ КЕЛГЕНДЕ

Кана, бирден келгиле,  
Капкара көз баламдын  
Қөрүндүгүн бергиле.

Айдай жүзүн караңар,  
Ак бетинен өпкөнүң,  
Алтын менен барабар

Құндәй жүзүн караңар,  
Мурунунан өпкөнүң,  
Құмұш менен барабар.

Бебек келди дүйнөгө,  
Қөрүндүгүн бербесен,  
Қөрөмүн деп дүрбөбө.

Байыркы бул жол-жобо,  
Арбын акча бербесен  
Колума –  
Аламын деп болжобо?!

## БАЛА ТИШ ЖАРГАНДА

Жаз жарылып кыш чыкты,  
Жан балама тиши чыкты!  
Чайноо үчүн тамагын  
Ар күнү ага иш чыкты.

Күлкүсүнө камынды,  
Мүлкү тиши жарылды!  
Кичине деп ойлобо  
Ага жумуш табылды!

Кубанамын ичимен,  
Чыккан эки тишинен.

**Апакеси айлансын  
Кичинем ий, кичинем!**

### **БАЛАГА ЖАНЫ КИЙИМ КИЙГИЗГЕНДЕ**

Биссмилла, балам ай,  
Эски кийимин таламай.

Жакшы тилем туюлсун,  
Жаны киймин буюрсун.

Көйнөгүң күзгө жетсин,  
Өмүрүң жүзгө жетсин!

Кемселиң бир жылдык болсун,  
Өмүрүң жүз жылдык болсун.

Жакасы майлую болсун,  
Этегиң ылайлуу болсун.

Мингениңди оздурган,  
Кийгениңди тоздурган.

Жакшылыктар туюлсун,  
Жаны киймин буюрсун.

Омийин, бата кылалы,  
Каниет кылыш туралы!



## БАЛАНЫ СООРОТУУ, ЭРКЕЛЕТҮҮ ҮРЛАРЫ



### АЛТЫН БАЛАМ ҮЙЛАБА

Алтын балам үйлаба,  
Апакенди кыйнаба.  
Алыс жакта атаке,  
Арып келээр кыйлада.

Агып тоонун башынан,  
Сайда суулар ташыган.  
Айлансынчы апакен,  
Көздөн аккан жапынан!



## СЫЛАЙТ АЛТЫН БАШЫНДЫ


Үйлабачы Белегим,  
Жангак чагып беремин.  
Кур баканын бутуна  
Мончок тагып беремин.

А кур бака секирет,  
Капанды бүт кетирет.  
Ичиш алат ашынды,  
Аарчыйт көздөн жашынды.

Тарал берет көкүлүн,  
Сылайт алтын башынды.  
Үйлабагын ыңаалап  
Анан уулум кубанат,  
Жаз келгенде жарышып  
Үрдайт ква, ква-лап!

## ЧЫДАМКАЙ БОЛ, КАРАЛДЫМ

Санга бөлүп санаамды,  
Ким ыйлатты баламды?  
Үйлаткандын эси жок,  
Үйманынын чети жок.  
Чыдамкай бол, каралдым,  
Акылы жок алардын.  
Ким ыйлатса баламды,  
Издең эртең табамын.  
Балдар сенин досторун,  
Бардаш кылгын болпогум.  
Алар сени ойнотот,  
Ағын сууну бойлотот.



### АПАСЫНЫН ЧОЛПОНУ

Менин кызың Анаркан,  
Апасы аны таап алган.  
Атасынын бактына,  
Айдан, Құндөн жараплан.

Үмүтүмдүн бир кызы,  
Үйүбүздүн нур кызы.  
Апасынын Чолпону,  
Атасынын Жылдызы.

Тамагында мени бар,  
Айылында тени бар.  
Бойго жеткен кезинде,  
Байга берээр жери бар.

Көздөрүндө шамы бар,  
Кекүректө калы бар.

Көрбөй калса апасы,  
Көксөп сүйүп сагынар.

Кой көзүмдүн шарты бар,  
Көргөн күйөө жактыгар.  
Шекери бар бетинде,  
Илебинде канты бар!

### КАЛЫҢЫНА ТӨӨ КЕЛЕТ

Аппак кызым, нур кызым,  
Алдейлеген жылдызым.  
Айдай сулуу экен деп,  
Ардактасын кыргызым.

Акесинин тууганы,  
Абасынын тумары.  
Атасынын кумары,  
Апасынын чырагы!

Бойго жетсе жаркыным,  
Жол-жолдорду чаңыткан,  
Калыңына жылкы айдаш,  
Жүүчү келээр алыштан.  
Менин жарым болсо деп,  
Балдар келээр жарышкан!

Калыңына төө келет,  
Каадасына бээ келет.  
Короо толгон кой келет!  
Атакеси кубанып,  
Алты күнү той берет.

### АК БОЗ ЖОРГО МИНГИЗЕМ

Кана, кызым келе гой,  
Эмчегинди эме гой.



Ата-энене эркелеп,  
Чоңоे бер эртелең.

Чоңойгуча кызымды,  
Жыпар мончок тагамын.  
Жибекке ороп багамын.  
Алтын сөйкө тагамын,  
Ай алдында багамын.  
Күмүш сөйкө тагамын,  
Күн алдында багамын!

Ак жибектен кийгизем,  
Ак боз жорго мингизем.  
Жашыл жибек кийгизем,  
Жалдуу жорго мингизем,  
Абдан билим алгын деп,  
Окууларга киргизем.

Кана, кызым келе гой,  
Ак маманды эме гой!  
Ата-энене эркелеп,  
Чоңоे көр эртелең.

## ТЕЛЕГЕЙИН ТЕҢ БОЛСУН

Айланайын аппагым,  
Ай-талаадан тапканым.  
Арып калган кезимде,  
Ата-энесин бакканым.

Апасынын өбөгү,  
Атасынын жөлөгү.  
Агасынын тилеги,  
Эжесинин бөбөгү.

Телегейин тең болсун,  
Келечегин кең болсун.

Апакендин эбиреп,  
Айткан сөзү эм болсун.

### МУРУНУМДУН ЖЫТЫ БУЛ

Менин уулум талпынган,  
Чоң-чоң кыздар барк кылган.  
Көкүлү бар тилладан,  
Чоросу бар алтындан.

Мурунумдун жыты бул,  
Бир үйүмдүн куту бул.  
Энесинин колу бул,  
Энесинин буту бул.

Атасы таап алганы,  
Апасынын ардагы.  
Эрезеге жеткенде,  
Элге тийет жардамы!

### ТҮЛӨГҮМСҮҢ ТАПТАГЫ

Көөдөнүмдө жанымсын,  
Гүлдөп турган багымсын.  
Жап-карангы түн ичи  
Жарык чаккан чырагымсын.

Булбулумсун шактагы,  
Бир гүлүмсүң бактагы.  
Торгоюмсун сайраган,  
Түлөгүмсүң таптагы.

Атаң менен экөөлөп,  
Биз жүрөбүз жетелеп,  
Ойноо кезин қелелек,  
Оюнкараак эселек.



## ОҢ БУТУНДУ КӨТӨРЧҮ


Акем мына келмек деп,  
Калдың мына эмгектеп.  
Үргүлсүнчү апакен,  
Сени олтурган әрмектеп.

Өпкө-боорум чабайын,  
Өзүң болчу төлгөчү.  
Акең келсе аскерден,  
Оң бутунду көтөрчү?!

Жазып апаң капасын,  
Эртен тай-тай басасын.  
Кой дегенге болбостон,  
Колдон чыга качасын.


Бешигине байыр алышп,  
Уктачы эми жайланаңп.  
Апакеси кетпейби,  
Чоросунан айланып!

— —





## БЕШИК ҮРЛАРЫ





## КЕЛДИ БЕШИК ЭГЕСИ

Кач, качкыла женеси,  
 Келди бешик эгеси.  
 Атаң жаткан бул бешик,  
 Энен жаткан бул бешик,  
 Жатып укта сен эми,  
 Бұғұн сага берели!  
 Құлдөн болсун құлтұгұн,  
 Үйі болсун үйқунун,  
 Алдында бар шимегин,  
 Узун болсун тилегин.  
 Оюнчугун жанында,  
 Апаң сенин камында.  
 Кана бутун оройлу,  
 Биз тилектеш болойлу.  
 Белдигинди таңалы  
 Тынчтық болсун сага бу!  
 Уктаталы терметип,  
 Кана атынды чабалы!  
 Алдей, алдей ак бөпөм,  
 Үйку даамын тат бөпөм?!

## ҮЙКУҢ МЫНА КАНЫПТЫР

Үйкуң мына каныптыр,  
 Арка белиң талыптыр.  
 Тұнұ бою уктадын,  
 Таң агарып калыптыр.

Энендин бул казалы,  
 Кол, бутунду жазалы.  
 Өтүп жатат ар күнү,  
 Өктөм турмуш азабы.

Сүт, май болсун ичкенин,  
 Оорубасын әч жерин.



Жүргөн жерин тоо болсун,  
Дени-кардың соо болсун.

## МАМЫҚ БОЛСУН ЖАЗДЫГЫҢ

Айланайын ак балам,  
Ак бешикке жат балам.  
Умай энен колу бул,  
Уйку даамын тат балам.

Бул абаңдын бешиги,  
Бул бубандын бешиги.  
Минтип бүгүн алардын,  
Сага тийди кешиги.

Уйкунду бир аз бүгүн,  
Уктадың сен аз бүгүн.  
Кебез болсун төшөгүн,  
Мамық болсун жаздыгың.

## ЧЫРГООЛОНОУП ҮЙЛАБА

Алдей, алдей ак бөпөм,  
Ак бешикке жат бөпөм.  
Апаң келди алдыңа,  
Ак маманды тат бөпөм.

Алдей, алдей ыйлаба,  
Апакенди кыйнаба.  
Ак мамыкка оронуп,  
Уктап калчы кыйлагана.

Алдей, алдей аппагым,  
Энсеп жүрүп тапканым.  
Эртең бойго жеткенде,  
Ээси сенсисң бакчамын.



Алдей, алдей эрмегим,  
Алла Таала бергеним.  
Атаң жүрөт жумушта,  
Аны әртелеп кел дедим.

Алдей, алдей кубатым,  
Айдай жарық жанганим.  
Чыргоолонуп апанды,  
Чоң түйшүккө салбагын.

### АЛДЕЙ, АЛДЕЙ УКТАП КАЛ

Алдей, алдей жарыгым,  
Ачып калды камырым,



Уктап калчы мемиреп,  
Уйкундуң тен жарымын.

Тоодон чубап мал келет,  
Уйкуң буга дал келет.  
Камырды жаап казанга,  
Энен бизге нан берет.

Учкашканга ат жакшы,  
Уктаганың бат жакшы.  
Катышпаган туугандан,  
Кадыры бар жат жакшы.

Алдей, алдей кулунум,  
Уктата албай курудум.  
Бул турмуштун билбейсин,  
Өөдө-ылдый бурумун,  
Чиелешкен тутумун.

Жардам берсе жакының,  
Кийин жетет акылың.  
Алдей, алдей уктап кал,  
Ак кебездей асылым!

### КЕНЕН БОЛСУН ТААЛАЙЫҢ

Кичинекей бөбөксүң,  
Ата-энене жөлөксүң.  
Акеңе сен тирексин,  
Эжекене өбөксүң.

Баарыбызга бүлөсүң,  
Азыр кыт-кыт күлөсүң.  
Бул турмуштун азабын,  
Чоңойгондо билесин?

Азыр уктап жатасын,  
Ак маманды татасын.



Алдей, алдей кулунум,  
Атандын ал батасын.

Алдей, балам жакшынам,  
Мамык салдым астына.  
Эр жеткенде эстүү бол,  
Жолдош болгун жакшыга.

Кенен болсун таалайын,  
Жарык болсун маанайын.  
Азырынча уктап кал,  
Карегинден тунайын!

### **ТОРГОЮМ ЖЕМ ЖЕЙТ КОЛУМДАН, АЛДЕЙ**

Булбул күш сайрайт жанымда, алдей,  
Кызыл гүл жайнайт багымда, алдей.  
Сайраган булбул эрмегим, алдей,  
Жайнаган гүлүм сабында, алдей!

Алдей ыр айттым тобумдан, алдей,  
Торгоюм жем жейт колумдан, алдей.  
Торгоюм азыр балапан, алдей,  
Үйкусу анын чала экен, алдей!

### **АГАРЫП, АГАРЫП ТАҢ АТАТ**

Алдей балам акырын,  
Ала-Тоодон жел келет,  
Уктап алсын уулум деп  
Дарак башы термелет.

Алдей, алдей кубатым,  
Ата-бубан жолу ушу!  
Уктап калсын уулун деп,  
Шамалдын тынды добушу.

Алдей, алдей ардагым,  
Бөлөйүн мен баламды,  
Алда качан күн батып,  
Айланы бүт караңғы.

Уктап калсын уулум деп,  
Ай да калкып баратат.  
Үйкүн канган учурда  
Ак шоола болуп таң атат!

### ТАЙ! ТАЙ! ТАЙ! БАЛАМ

Жүзү жарық ай балам,  
Тай! Тай! Тай! Балам.

Бул биринчи басканың,  
Тунук болсун асманың.

Бышык болсун арымың,  
Баскан жолду тааныгың.

Тай! Тай! Тай! Балам,  
Таалайы бар, ай балам.

Түз жол болсун жүргөнүң,  
Жамандыкты билбегин.

Узун болсун өмүрүң,  
Ачык болсун көңүлүң.

Тобуң болсун колунда,  
Мұдүрүлбө жолунда.

Тай! Тай! Тай! Балам,  
Таалайы бар, ай балам.

Балдар менен чикилдек  
Чапканыңды көрөйүн.



Ойноймун деп эшикке,  
Шашканыңды көрөйүн.

Тай! Тай! Тай! Балам,  
Там-тун баскан ай балам.

## ӨЗҮН-ӨЗҮ ҮЙРӨНҮҮ ҮРЛАРЫ

### САЛААЛАРДЫН КЫЗМАТЫ

Баш бармагым мал табат,  
А сөөмөйүм бал табат.  
Ортонум отун терет,  
Аты жогум кой тосуп келет.  
Чыпалағым саан уй саап,  
Сүт бышырып берет.

### БЕШ МАНЖА

Баш бармак –  
Бадал иймек,

А сөөмөй –  
Кагаз чиймек.

Ортон – оймок,  
Жүрөт ойноп.

Аты жогум  
Сууну бойлоп.

Чып-чыпалақ,  
Жүрөт чычалап!

## САЛААЛАРДЫН КЕҢЕШИ

Баш бармак айтты:

— Уурулукка барбайлыбы?

Сөөмөй айтты:

— Барса баралы!

Ортон айтты:

— Кудайдан корксок боло?

Аты жок айтты:

— Кудай әмне кылмак эле?

Чыпалак айтты:

— Кудай келгиче

Кууруп-сууруп жеп алабыз!

Айткандары аныктыр,

Ниеттерине жаraphа,

Салаалардын –

Бойлору өспөй калыптыр!

## САЛААЛАРДЫН СЫНАГЫ

— Кайсы салааң бириңчи?

— Ал мынабу баш бармак.

— Кир боюнча ал өзүн,

Эч оозуңа салбагын.

— Кайсы салааң әкинчи?

— Экинчиси сөөмөйүм.

— Өскөн жокпу тырмагың?

Кири жокпу, көрөйүн...

— Кайсы салааң үчүнчү?

— Так эркелүү ортонум.

— Тамак ичээр алдында,

Жуубайсың деп коркомун.



– Кайсы салаан төртүнчү?  
 – Билбейм кайдан чаташкан.  
 Ат табылбай калгансып,  
 Аты чок деп аташкан.

– Кайсы салаан бешинчи?  
 – Аянычтуу чыпалак.  
 Бой башына карабай,  
 Ааламга аты тараган.

### ӨЗҮНДҮ ӨЗҮН ҮЙРӨН

– А бул эмне?  
 – Мурунум.  
 – Качан деги үзөсүн,  
 «Көк чычкандын» уругун?!

– А бул эмне?  
 – Қулагым.  
 – Жүмуш кылса апакем,  
 Жардам берій тұрамын.

– А бул эмне?  
 – Қөздөрүм.  
 – Аламын деп талашта,  
 Оюнчугун өзгөнүн.

– А бул эмне?  
 – Каштарым.  
 – Оюнчуктарыңды сен,  
 Үй ичине чаплагын.

– А бул эмне?  
 – Илебим.  
 – Аткарылсын ар убак,  
 Келечекте тилегин!

## САНДАРДЫН МААНИСИ

**Жообумду ук:**

- Бир дечи?
- Бир.
- Колун неге кир.
  
- Эки дечи?
- Эки.
- Урушканың чеки.
  
- Ўч дечи?
- Ўч.
- Уктаганда көргүн,  
Жакшынакай түш.
  
- Төрт дечи?
- Төрт.
- Ширенке ойноп,  
Чыгарба өрт!?
  
- Беш дечи?
- Беш.
- Урушуп калсан,  
Ошол замат элдеш.
  
- Алты дечи?
- Алты.
- Эмесе балдар,  
Оюн куралы жалпы!

## САНДАРДЫН ҮРҮСІ

Бирим – менин билегим,  
 Эким – менин тилегим.  
 Ўчүм – менин ұмұтүм,  
 Окусам дейм күнү-түн.

Төртүм – менин төшөгүм,  
 Төөчөн уктап өтөмүн.  
 Бешим – менин бешигим,  
 Дайым ачык эшигим.  
 Алтым – менин арканым,  
 Атка жүгүм артамын.  
 Алыс жолдо баратып,  
 Акты сууга калпагым.  
 Жетим – менин жемишим,  
 Күтөм мейман келишин.  
 Сегизинчи – ал серкем,  
 Жүнүн кыркам мен эртен.  
 Тогузунчу – торпогум,  
 Жоголот деп коркомун.  
 Онум – менин оюнум,  
 Мөмө толо коюнум.  
 Бүт балдарды чакырып,  
 Соём бирин козумун.  
 Анда көңүл бөлгүлө,  
 Баарың тойго келгиле!

### ҮЙРӨНГҮЛӨ ҚҮНДӨРҮ

Биринчи күндү айтышат,  
 Дүнүйө бүткөн дүйшөмбү,  
 Бетинен мен сүйсөмбү?!

Экинчи күн – шейшемби,  
 Мыёлотпой мышыкка,  
 Сүт бышырып берсемби?!

Үчүнкү күн – шаршемби,  
 Абакемдин кыялын,  
 Куп байытып келсемби.

Төртүнчү күн – бейшемби,  
 Үйык күн деп айтышат,  
 Болгон сырын чечсемби?!



Бешинчи күн – жума экен,  
Санжырасы курандын  
Балдарына айтып бер.

Алтынчы күн – ишемби,  
Барбай калсам окууга,  
«Бештен», «үчкө» түшөмбү?!

Жетинчи күн – жекшемби,  
Сыртка чыгып оюнга,  
Чакырайын Бектенди.

Бир жумада жети күн,  
Муну үйрөнүп алгыла.  
Баарын билип алдык деп,  
Үйүнөргө баргыла!

## АЙНА БАРАТ БАКЧАГА

Атымды сен тапчы аба,  
Жашым менин канчада? –  
Деп жобурап ар күнү  
Айна барат бакчага.

Бакча десе сүйүнөт,  
Күндө таза кийинет.  
Мажүрүм тал кол булгап,  
Башы төмөн ийилет.

Мышыгы анын мыёлоп,  
«Ойнойбуз» – дейт качан топ?  
Жүк бурчунда эригип,  
Үйдө калат арга жок.

«Мөө» деп музоо сырттагы,  
«Айна мени укпады».  
Деп козу-улак коштошот,  
Маарал коюп бүт баары.



Борс-борс үрөт күчүгү,  
Үйдө қүтөт үтүгү.  
Маарайт сыртта тик мүйүз,  
«Ичинбى – деп – сүтүмдү?»

Күндө окуткан сабактан,  
Күндө оюнчук тараткан.  
Тосуп алат Айнаны,  
Эжекеси халатчан!

## ЖАРАШУУ

Асан менен Асылбек,  
Урушту топ талашып,  
Анан кайра тез эле,  
Алышты экөө жараашып:

- Ачуундан жандыңбы?
- Жандым...
- Мен туруп берейин,  
Акынды алгын!
  
- Андай кылган болбос,
- Кана эмесе кол соз!
- Мен сени менен,  
Кырк жылгаче болдум дос!
  
- Күнөөлөбөй бирөөнү,  
Бирге ойноп күлөлү.
- Биз алтымыш жылгаче,  
Курдаш болуп жүрөлү.
  
- Сен да койгун шогунду,  
Мен да койдум шогумду!
- Урушпайлыш эч качан,  
Чынбы?
- Чын!
- Бергин анда колунду?!

# БАЛДАРДЫН ОЮН ҮРЛАРЫ

## КҮН ТИЙДИ

Күн тийди, күн тийди!  
 Күрөң атка жин тийди.  
 Жааган жамтыр басылды,  
 Жарк деп асман ачылды.

Шамал жүрдү ыркырап,  
 Булут качты дыркырап.  
 Кейнектерү сөгүлдү,  
 Тоонун башы көрүндү.

Жер булоолоп тердеди,  
 Ойногону кел деди.





Биз чыгабыз сүйүнүп,  
Топ ойнойбуз жүгүрүп.  
Күн тийди, күн тийди,  
Күрөң атка жин тийди!

## КУР КАЛГАН ЖОК ЭЧ КИМИ

Балдар, балдар уккула,  
Баарың сыртка чыккыла.  
Көргөнүмдү айтайын,  
Эсинерге туткула.

Бара жатсам мен ишке,  
Койнум толду жемишке.  
Ак көйнөгүм сөгүлдү,  
Жемиш жерге төгүлдү.

Таппай калып Темишли,  
Уйга бердим жемишти.

Үюм мага күчүн берди,  
Чака толо сүтүн берди.

Сүттү куюп казанга,  
Бышырдым аны азандан.

Күүгүм келип кыңк этти,  
Көбүн ичиш ал кетти.

Мышыгым келип мыңк этти,  
Бир чыны ичиш ал кетти.

Коончуга бердим бир чыны,  
Койчуга бердим бир чыны.

Малчыга бердим бир чыны,  
Данчыга бердим бир чыны.  
Кур калган жок эч кими.

Ишенбесен кара, мына,  
Кырмычыгы калды мага!

## АК ӨРГӨӨДӨН НЕ КӨРДҮН?

— Ак өргөөдөн не көрдүн?

— Арча бешик мен көрдүм.

Арча бешик ичинде,

Уктап жатат ак бала.

Ак баланын колунда,

Аппак назик пиала.

Пиаланын ичинде,

Көрдүм кызыл бир алма.

Алманы мен тиштедим,

Айран болду ичкеним.

Килем үстү басканым,

Каймак болду татканым.

— А сыртынан өргөөнүн,

Эмне болду көргөнүн?

— Кыrbай акем аялы,

Кыздай болуп олтурат,

Эки бети албырат,

Эжекеси нан кылат.

Кара сакал атасы,

Кашык жасап олтурат.

Элечекчен энеси,

Кейнек тигип олтурат.

Кичинекей баласы,

Жыртык экен аласы.

Күчүк менен бүтпөдү,

Күүгүм кече талашы.

Борк-борк кайнайт казаны.

Жебесем да этинен,


Мен да кылдым мазани.



## КАНА, БИЙГЕ ТҮШӨЛҮ

Асман көкпү, жер көкпү?  
 Ала жазда жер көптү.  
 Ак калпагын кийинип,  
 Асан досум өөдө өттү.  
 – Дос тууралуу кеп жүрөт,  
 Катын алам деп жүрөт!  
 – Катынынын күчү жок,  
 Чачпагының учу жок.  
 Ашын берсе тузу жок,  
 Сайма саяр кызы жок.  
 Билегинин мууну жок,  
 Ашык атаар уулу жок.

Анда эмесе кетели,  
 Тоо башына жетели.  
 Ак өргөөнү тигели,  
 Ичине биз кирели.  
 – Кана, атыңан түш эми,  
 Үйдөн шербет ичели.  
 Курсактарды тойгузуп,  
 Кана, бийге түшөлү!  
 Мына-минтип, мына-минтип  
 Мына-минтип, мына-минтип!





### УЧТУ, УЧТУ ОЮНУ

— Карагыла асман тушту,  
Учту! Учту! Учту!  
Ким эгерде жаңылса,  
Ал жейт алты мушту.  
Эч ким билбейт,  
Азыр эмне учаарын.  
Балыкпы,  
Бакабы,  
Бадалбы?  
Ба-ба, ба-ба! Байпак учту!



Ак, көк, кызыл, пушту,  
Аңдагыла асман тушту!  
Айланыш асманга,  
Ак табак учту!

— Учту! Учту! Учту!  
Уча турган уйбу? Күшбу?  
Жаңылган ырдан берет,  
Жаңылдын жармасы бышты.  
Жа-жа, жа-жа жаңылбай,  
Жагалмай учту!

Ачык болсун оюнар,  
Аңчыл, сергек болунар.  
Учту, учту! — дегенде  
Учат эки колунар.

Учту-учту ойнұна,  
Топ-топ бала келишет.  
Ким жаңылып қалса эгер,  
Ырдан, бийлеп беришет!



### ҮН ЧЫГАРБОО ОЮНЫ

Баяғы да, баяғы,  
Башка тиет таяғы.  
Шалдыраткан казанды,  
Шамураттын аялы.  
Калдыраткан казанды,  
Камчыбектин аялы.  
Әлден мурун бийлеген,  
Әгемкулдун аялы.  
Менден мурун бийлеген,  
Мендибайдын аялы.  
Оозунарды жапқыла,  
Тишинерди катқыла.  
Колу-буттү жыйғыла,



Күлкүнөрдү тыйгыла!  
Жым-жым, жым-ммм!

Кулпу ар бириnde,  
Ачкычы анын менде.  
Ким биринчи үн катса,  
Оюн куруп берет элге.  
Жым-м-м-м!  
Болгула тым-м-м-м.

## ЖАШЫНМАК

Жумдум мына көзүмдү,  
Уккун баарың сезүмдү.  
Ар кимиңер шашкыла,  
Далдоо жерге качкыла.  
Алма бактан түштүбү?  
Аш казанда быштыбы?  
Алма бактан түшө элек.  
Аш казанда быша элек.  
– Кандай абал жайыңар?  
Кайнадыбы чайыңар?  
– Жаман абал-жайыбыз,  
Кайнай элек чайыбыз.

Тук-тук, тук!  
– Сөзүбүздү баарың ук:  
Жакшы абал-жайыбыз,  
Кайнап бүттү чайыбыз.  
Издегенге шашыңыз,  
Бышып калды ашыбыз.

– Менин атым Анаркан,  
Сенин атың Жанаркан.  
Кайсы жерге бекинди?  
Айтып койчу Динаркан.



## ШАРҚЫРАТМА НАЙЗАДАЙ

Сүт куюлган табактай,  
Ай тоолорго жашынды.  
Тұнұ бою уктаған,  
Күндүн көзү ачылды.

Жыртық чапан булуттар.  
Аздан-аzdan биригип,  
Аскаларга сайылып,  
Калышты алар илинип.

Апам айтат: «Жаз күнү,  
Жаш баланын өзү,— дейт,  
Жамғырлары – бебектүн,  
Жаш куюлган көзү» – дейт.

Асман менен токумдай,  
Булат жылып өтүштөт.  
Айланага заматта,  
Жамғыр төгүп кетишет.

Көк туландуу қоқтуда,  
Койлор оттойт жайылып.  
Шарқыратма найзадай,  
Ташка калган сайылып.

Биз чыгабыз гүл терип,  
Козуларды кайтарып.  
Жүүшатабыз ысыкта,  
Суу боюна алпарып!

## ЖЕРДИ ТУУРАП КҮН НУРУ

Айланамды карасам,  
Тоонун бардык жактары,  
Тұздұң алма бактары,  
Сарғыч түскө боёлгон.

Өрүкзардын капиталы!  
Күндүн дагы нурлары  
Болуп калган сапсары!

Кыш келгенде ой-тоону,  
Бүт кар ороп алыптыр.  
Күндүн көзүн карасам,  
Аппак болуп калыптыр.

А жаздачы, бир башка,  
Чөптөр ёсту көгөрүп.  
Адыр-талаа калышты,  
Жашыл түскө бөлөнүп.

Желкесине таштардын,  
Көк майсалар ёсуптүр.  
Күндүн көзүн карасам,  
Жашыл болуп кетиптири.

Өз өңүнө карабай,  
Түркүн түскө кез келип,  
Жерди туурап Күн дагы,  
Турат экен өзгөрүп!

## АККАН СУУ

Шылдыр, шылдыр шыр кетти,  
Шылдырама ыр кетти.  
Шашканымдан ой кетти,  
Шайыр кызым бой жетти.

Узун-узун уз кетти,  
Узун бойлуу кыз кетти.  
Ташка тийди шарк этип,  
Сөйкөлөрү жарк этип!

Бүт денеси калтырап,  
Өнү-түсү жалтырап.



Узун-узун уз кетти,  
Узун бойлуу кыз кетти.

Токто! – десем токтобой,  
Тоту эжеме окшобой.  
Шыңгыр үнү угулуп,  
Чуркап кетти бурулуп!

### АЙДЫН КҮЗГУСҮ

Ак кар чүмкөп жер бетин,  
Аскалар учтуу каарат.  
Ак табак жасап келбетин,  
Ай барат булут аралап.



Кылайып жыртык булуттан,  
Күзгү кылып көл бетин,  
Ай өзүн-өзү каранат.

## МЕН СУЛУУ КЫЗ БОЛОМУН

Таң атты да күн батты,  
Тай акем уктап сөрүдө жатты.  
Тай акемдин алган аялыш,  
Алтын сөйкө берметтүү,  
Арча бешик тербетти.  
Арча бешик ичинде,  
Аппак бөбөк бар экен.  
Аппак бөбөк колунда,  
Арча кесе бар экен.  
Арча кесе ичинде,  
Көрдүм бышкан анарды.  
Жарсам бышкан анарды,  
Жарык үйгө таралды.  
Синдим алыш кетиптири,  
Ойготпостон тагамды.  
– Синдим, кайда барасын?  
– Женем чачым тарасын.  
– Женем сага не берет?  
– Чачымга атыр себелеп,  
Моюнума апаппак,  
Мончок тагат эбелек!  
Супсулуу кыз боломун,  
Жомоктогу керемет!

## АЛДЕЙ, АЛДЕЙ КУУРЧАГЫМ

– Алдей, алдей куурчагым,  
Ачкан окшойт курсагын?  
Тынбай улам ыйладын,  
Йилап мени кыйнадын.



Бұрун жактым арчанын,  
Уктаталбай чарчадым.

Бешигине бөлөдүм,  
Алдей, алдей бөбөгүм.  
Сен күйөөгө барганда,  
Сегиз уул-кыз төрөгүн.  
Барган жерин бай болсун,  
Төрт тұлғы шай болсун.  
Очогуңдун жанында,  
Он беш бала ойносун.  
Отуз бала жарышкан,  
Оюн курган той болсун.  
Тойго биз да баралы,  
Алдей, алдей бөбөгүм,  
Сатып алыш өзүңө,  
Алтын сөйкө тагалы!?

### ЧЫҚТЫ ЖЕҢЕМ ЖАСАНЫП

Мен айылдын балдарын,  
Бир заматта алдадым.  
Жакшы көргөн байкеме,  
Тийди көмек жардамым.  
Бирок сырды жашырдым,  
Тилдешти, ыйласп басылдым.  
Байкем берген ал катты,  
Айткан кызга ташырдым.  
Жалған әмес айтканым,  
Әч бир жанга айтпадым.  
Женем чачын таранды,  
Күзгүлөргө каранды.  
Жаны кийим кийинди,  
Келгениме сүйүндү.  
Оң болсун деп жолума,  
Үзүк салды колуна.  
Капкара экен каштары,



Мажүрүм тал чачтары.  
Окуган соң катты алып,  
Чыкты жолго жасанып.  
Айтсам сездүн ачыгын:  
Байкем келди акырын,  
Сүйгөндүгүн билгизип!  
Алып кетти качырып,  
Ак «Волгага» мингизип.

### ЭГЕМКУЛГА ТИЙБЕЙМИН

Бакта булбул сайрасын,  
Адырга гүл жайнасын.  
Адеп издең жатамын,  
Ой, эжеке, кайдасың?  
Чөп өстү таш астына,  
Дарбазаны ачкыла.  
Карбөз атам көрүптүр,  
Көңүлүн ал бөлүптүр.  
Карбөз атам кызымын,  
Ичкен аштын тузумун.  
Калың килем токутту,  
Класстарда окутту.  
Арка чачым өрүлдү,  
Айга бурдум көнүлдү.  
Маңдай чачым өрүлдү,  
Күнгө бурдум көнүлдү.  
Эски көйнөк кийбеймин,  
Эгемкулга тийбеймин.  
Дарбазанын кулпу бар,  
Чачтарымдын зулпу<sup>1</sup> бар.  
Дарбазаны ачалы,  
Эркин тоого качалы.  
Тоонун жолу эң ичке,  
Менин жашым он үчтө!

<sup>1</sup> Зулпу – тармалы, быжыгыры бар деген маани.



## МЕН ЖЕП КОЙДУМ ЖАРЫМЫН

Ар тараптан күн чыкты,  
 Албан түрдүү үн чыкты.  
 Өрөөндөрдөн тоо тарапка,  
 Кубалады жаз кышты.  
 Дарак гүлдөп мөмө байлап,  
 Эң биринчи өрүк бышты.  
 Өрүк шагын силкилдетсем,  
 Жалгыз өрүк жерге түштү.  
 Аны карга илип качты,  
 Тийбей калды урсам ташты.  
 Куудум, куудум жеталбадым,  
 Дарыядан өтө албадым.  
 Өрүгүмдү мен алдырып,  
 Өкүттө мен ыйлап калдым.  
 Капа болуп ыйлап турсам,  
 Аппак сакал чал келди.  
 Үйлаба деп сооротту да,  
 Эки бурдам нан берди.  
 Бир бурдамын өзүм жеп,  
 Сууга бердим кајғаңын.  
 А суу берди бир балыгын,  
 Сөздүн айтсам мен аныгын:  
 Күн нуруна бышырдым да,  
 Мен жеп койдум жарымын.

## ТАМДАН ТАРАША ТҮШТҮ

Тамдан тараша түштү,  
 Очокко жарапша түштү!  
 Атама куйган ашты,  
 Адылбек жалкоо ичти.  
 Адылбек жалкоону мен,  
 Кубалап кетип жатып,  
 Бир камчы таап алдым.

Кубанып жүгүрүп бардым,  
 Камчыны байкеме бердим.  
 Байкем мага оромол берди.  
 Бир кызга оромол туура келди.  
 Ал кыз мага жүгөрү берди,  
 Жүгөрүнү тоокко бердим.  
 Мага тоок жумуртка берди,  
 Жумуртканы отко көмдүм.  
 Жумуртка тах! – этти, пах! – этти,  
 Бомбадай жарылыш кетти.  
 Ошентип бир күнүм еттү!

### ЭНЕНИН БАТАСЫ

Батамды берем сага анда:  
 Ишенимдүү кадамда!  
 Жакшы менен жолдош бол,  
 Жолукпагын жаманга.

Айтпайм балам кайгымды,  
 Унутпа ёскөн айлынды!  
 Кайда жүрбө ар убак,  
 Болгун балам кайрымдуу.

Дайым болгун туруктуу,  
 Урмат кылгын улукту.  
 Сый қөрсөтсөн эл кайра,  
 Сыйлап алат сылыхты.

Чыкпаса атагың,  
 Абийирдүү жашагын.  
 Эч убакта булгаба,  
 Ар намысын атанын!

Баатырсынба үйүндө,  
 Аз жеңишке сүйүнбө.  
 Тагдырдын оор жүгүнө  
 Азабына ийилбе!



Турмуштун ал сабагы,  
Ылга жакшы-жаманын.  
Карыш жерди тиктебей,  
Алыс, алыс карагын.

Кызыр болсун жолдошун,  
Кыянатчыл онбосун!  
Сенин бардык ишиңди,  
Манас атаң колдосун!

Чыкпаса да атагын,  
Абийирдүү жашагын.  
Омийин! –  
Жолун ачылып  
Узак болсун сапарын!

## КИМ АЙТТЫ?

- Бир, эки, үч, он алты...
- Он алты деп ким айтты?
- Ойноп жүргөн бала айтты.
- Бала айтты дәп ким айтты?
- Басалбаган чал айтты.
- Чал айтты деп ким айтты?
- Жанындагы тал айтты.
- Тал айтты деп ким айтты?
- Ағып жаткан суу айтты.
- Суу айтты деп ким айтты?
- Сууда сүзгөн куу айтты.
- Күү айтты деп ким айтты?
- Күулар сүзгөн көл айтты.
- Көл айтты деп ким айтты?
- Көгүш жайлоо төр айтты.
- Төр айтты деп ким айтты?
- Төрдө өскөн чөп айтты.
- Чөп айтты деп ким айтты?
- Чөпту жеген уй айтты.



— Уй айтты деп ким айтты?  
— Уйдун сүтүн ким ичсе,  
— Анын баары бүт айтты!

## БИЗ ОЙНОДУК ЖОЛ САЛЫП

Биз алтообуз чогулуп,  
Кумдан үйүп тоо кылып,  
Кызык оюн баштадык,  
Отун терип боо кылып.

Корообузга Телибай,  
«Бөрүмүн» дейт кол салып,  
Биз ойнодук мал багып,  
Биз ойнодук жол салып.

Мерген кылдык Меништи,  
Аңчы кылдык Темиши.  
Телибайдай «Бөрүнү»,  
«Атып» алыш келишти.

— Калбады дейт энебиз,  
Ун тарткыла көмөчтүк!  
Машинечен Ашымды,  
Тегирменге жөнөттүк.

Бирибиз кетип отунга,  
Бирибиз калдык мал багып.  
Жалкоо болдук бирибиз,  
Жатып үйдө жан багып.

Бир аздан отун көтөрүп,  
Токойдон келдик жөтөлүп.  
Козулар кетип жамырап,  
Калбаптыр эгин көчөлүк.  
Ашым келди аңгыча  
Машинечен ун алыш.



Энекебиз Бегайым,  
– Рахмат! – дейт қубанып.

– Келейин деп айылдап,  
Энем әрте жөнөдү.  
Үйдө калды баардыгы,  
Экөөбүздөн бөлөгү.

– Келбединер көпкө деп,  
Каныш сурайт бурулуп.  
– Көпүрөнү суу алыш,  
Келалбай жүрдүк чыгынып.

– Кайда деги балдарын,  
Ашым, Мелис, Жетиген?  
Неберениз ушулбу,—  
Өөп койду бетимен.

– Биз кетели эми деп,  
Шашылганга карабай,  
«Коюн» союп коноктоп,  
Жибербеди Танабай!

—

## БАЛА КЫЯЛЫ УШУНДАЙ

### МЕН УШУНДАЙ БАЛАМЫН

Мен ушундай баламын,  
Күндү уялта карадым.  
Жатып алыш кол сунуп,  
Жангак терип аламын.

Пилди чертип коркутам,  
Көлдү үйлөп толкутам.  
Карагайды сындырам,  
Аскаларды жылдырам.

Казан жасап асманды,  
Айды жабам нан кылып,  
Жылдыздарды калтыrbай,  
Тұнұ коём жандырып.

Жердин басып кулагын,  
Ай, Чолпонго чыгамын.  
Дайраларды чөлдөргө,  
Көлдү тосуп бурамын.

Мен ушундай баламын,  
Кумдан балық табамын.  
Жангектарды кадимки,  
Семиchedей чагамын!

### МЫНА УШУНДАЙ БОЛОТБЕК

Мына ушундай Болотбек,  
«Атым менин Болот» деп,  
Минип алат атасын,  
Чыбык алыш серектеп.

«Бурулгун,— деп бул жакка», —  
Кулагынан тарткылайт.  
«Ылдамыраак баспайт» деп,  
Чыбык менен чапкылайт.

— Атакесин кыйнаган,  
Барбы сендей элимде?  
— Төөнү деле минет го,  
Жатып алган жеринде.

Туруп кетсе атасы,—  
— Чарчадым,— деп урушуп.  
Чалкасынан бир кетип,  
Ыйлай баштайт тырышып.



Оонап жерди тепқилемеп,  
Олтургучту ыргытат.  
Ойногун деп алып берсе,  
Оюнчугун ыргытат.

Тамак ичпей таарыныш,  
Жашын төгөт шолоктоп.  
Сөз укпаган акылсызыз,  
Мына ушундай Болотбек?!

### ЧЫМЫН ТИЙБЕС ЧЫҢҚЫЛДАК

Биздин Бекиш ушундай,  
Эрте менен ойгонсо,  
Үйлай берет тыйылбай,  
Күн чак түш болгончо.  
Ойноп жатып балдардын,



Колу тийсе колуна,  
Буту тийсе бутуна,  
Йылап кирет шолоктоп,  
Капа болуп ушуга.

Буту ташка урунса,  
Же чалынып жыгылса,  
Көзүн сүзүп бышактайт:  
– Не чалды деп Бурулча?

Келбейт баарын жашыргым,  
Тобу тийсе Ашымдын,  
Болбос ишти жомоктойт.  
Апасына шолоктойт,  
– Ооруп жатат башым, – дейт?!

Балдар аны шылдындал,  
Күлөт баары шыңкылдал!  
– Камчы тийбес канкылдак,  
Чымын тийбес чынкылдак!

## БӨЛҮНГӨНДҮ БӨРҮ ЖЕЙТ

Бешке толгон Керимбек,  
Быйыл барды бақчага,  
Анын кыял-жоругу,  
Окшобойт түк башкага.

– Койгун! – десе болбогон,  
Адаты бар күчөмө,  
Кумду куят оозуна,  
«Нас»<sup>1</sup> – деп салып шишеге.

– Өзүм гана ойнойм деп,  
Машинени талашпат.

<sup>1</sup> Нас – насыбай.



Бакчанын бүт балдары,  
Таң калышып карашат.  
Кийимдерин ыргытат,  
Ар ким менен кармашып.  
Батинкесин тетири,  
Кийип алат алмашып.

Өзү кийген көйнөгүн,  
Өзү кантип билбесин?  
Бирге ойногон кыздардын,  
Кийип алат күрмөсүн.

Ушул дагы жакшыбы? –  
– Минбегин дейт атымы.  
Өзүм чыгып ойнойм, – деп,  
Ээлеп алат шатыны.

Түркүн-түркүн оюнчук,  
Бардыгына жетишет.  
Кайтарында үйлөргө,  
Балдар жыйнап кетишет.

А Керимбек ойнөгүн,  
Оюнчуктар чачылган.  
– Эми мындай кылба, – деп,  
Жыйнап көёт Ашымжан.

Ай Керимбек, Керимбек!  
«Атым болот менин, – деп,  
«Шатым болот менин» – деп,  
Кантип айттың теги кеп?!  
Кетет деген макал бар:  
«Бөлүнгөндү бөрү жеп»!

## ИТ БЕКЕН, КУШ БЕКЕН?

Атакеси Манапты,  
– Апкел, – десе табакты:

— Конфет берсе барам,— деп,  
Тилин албай жадатты.

Анда атасы муну айтат: —  
— Сен ит болсоң кабасың?  
А күш болсоң зыпымдаң  
Заматта учуп барасың?!

Менин уулум кыпымдақ,  
Эшиккеги ит бекен,  
Же болбосо зыпымдақ,  
Канаты бар күш бекен?

Деп атасы көздөрүн,  
Басып турду кол менен,  
— Күш боломун, Ата — деп,  
Чуркап кетти жол менен.

Карагыла Манапты,  
Алыш келди табакты.  
Туздан салыш атасы,  
Койлорго бүт жалатты.

Ошпол күндөн бер жакка,  
Манап өзүн күшмүн дейт.  
Атакеси жумшаса,  
— Мына кеттим! — дейт.

## МАКТАНЧААК

Мына ушундай Бекмамат,  
Күндө бизге мактанат:  
— Апам мени эртең,— дейт,  
Алматыга алпарат!  
Айрек, айрек, айрек, — деп  
Ал өзүнчө мактанат.

Кеткенби деп базарга  
Күндө көнүл бөлөсүн,



Айран, сүткө таарынып  
Жаткандыгын көрөсүн.

Мына ушундай Бекмамат,  
Күндө бизге мактанат:  
Атам мени эртең, дейт  
Анжиянга алпарат!  
Айрек, айрек, айрек! – деп  
Ал күнүгө шаттанат.

Кеткенби деп чын эле,  
Ага көнүл бөлөсүн.  
Бөбөктөрүн ыйлатып,  
Жаткандыгын көрөсүн.

Мына ушундай Бекмамат,  
– Күчтүүмүн! – деп мактанат.  
Чанды көккө булатып,  
Боордон ташты кулатып,  
Этек-жени жер чабат!

Күчтүү десек чын эле,  
Күчү такыр жок турал.  
Алы жетпей токтуга,  
Кулап кеткен коктуга?!

## ЭЭРЧИМЕ ЭШИМ

Эжелери Эшииди,  
Алып калат алдашып.  
Качан болсо апасын,  
Ээрчиип алат жармашып.

Жумушунан кечигет,  
Эшиимдин бул дартынан.  
Суу алганы чыкса да,  
Ээрчиип алат артынан.

Ээрчий берип апасын,  
Эжелерин жадаткан.  
Качан деги кутулат,  
Мындай жаман адаттан.

Апам менин экен,— деп,  
Ага чуркап жетем дейт,—  
Ээрчип алды бир күнү,  
Эркебүбүнү бараткан!

Жетпей калып адашып,  
Жаман ишке кабылды.—  
Жардам берип милиция,  
Беш күндө араң табылды.

Эми көрсөң Эшимди,  
Жакшы жорук баштады.  
Адашкандан кийин ал,  
Ээрчигенин таштады.

## ОЮНДУН АЗЫ ЖАКШЫ

Мына балдар биз бүгүн,  
Чарчабастан ойнодук.  
Кагаз кеме ағызып,  
Ағын сууну бойлодук.

Дарактарга асылдық,  
Күлүп кайра басылдық.  
Анан ойноп бекинмек,  
Чаптық кыйла чикилдек.

Жар боорунан сүрүлүп,  
Топ ойнодук жүгүрүп.  
Күн да батты акырын,  
Күүгүм жайды чатырын.



Болду! – эми деп айталык,  
Үй-үйлөргө кайталык.  
Тамактарын белендереп,  
Бизди күтөт келет деп.

Жегенге казы жакшы,  
Оюндуң азы жакшы.  
Кирди мына караңғы,  
Үй-үйлөргө баралы.

### АСАНДЫН ЖОРУГУ

Тийип жайдын алтабы,  
Бышкан эки капиталы.  
Шактан кызыл алманы,  
Көрдү балдар шактагы.

Чуркап келип ашыгып,  
«Мен алам» деп шашылып,  
Жатты балдар тынымсыз,  
Түшүр албай таң уруп.

Асан келип аңғыча,  
Балдарга ал кеп айтат:  
– Ташты бекер жаадырып,  
Урбагыла, – деп айтат.

Түшүнгүлө себебин,  
Балдар менин белегим,  
Чыгып шакка силерге,  
Өзүм күбүп беремин.

Деп желкесин кашынып,  
Мышык өңдүү шашылып.  
Жыланаяк шыпылдал,  
Чыкты алмага асылып.

Эмне болду ар жагы,  
Үзгөндө көп алманы.  
— Түшкүн, — дешип кыйкырды,  
Жерден айыл балдары.

Асан анда каткырат:  
— Жерге түшүп кетемин?!  
Ушул тарап аркылуу,  
Үйгө чыгып кетемин!

## ЖАНЫШТЫН ЖООБУ

— Жаныш кайда жүрөсүң?  
Кийим түтпөйт ушуга.  
Акырын эле жүрсөңчү,  
Айрыласың бутуңан.

Чанды көккө учурган,  
Кечке чейин кутурган.  
Ашым деле жүрөт го,  
Айрылбастан бутунан.

— Кийимдерин бүтүн чаң,  
Мынча шоксун тентегим?  
Күзгүдөн бир каракы,  
Эмне болгон беттерин?

— Баарыбызды чогултуп,  
Жарыштырды Эсенбай.  
Артта калып чаң болдум,  
Мен балдарга жеталбай.

— Кеткен тура ажырап,  
Батинкенди карагын.  
Жырта берсең жаңысын,  
Кайдан издең табамын?



– Өзү кетти айрылып,  
Жетем десем Жүкөнгө.  
Толуп эле турбайбы,  
Батинкелер дүкөндө?!

## ЖАРАТ ЭМИ ЧЕКЕНДИ

Чуркап келип сүйүнө,  
Өзүнчө эле шаттанып,  
Апасына Танабай,  
Жатты минтип мактанып:

– Машинанды бергин,— деп,  
Кубаладым Бекенди.  
Ээрчийсін деп Эсенди,  
Уруп койдум Шекенди.

Алма бакта Айналар,  
Куурчак ойноп жүрүштү.  
«Ойноткула» – деп айтсам,  
«Кыз белен» – деп күлүштү.

Кичинекей Чынар да,  
Ойнобо,— деп чыңырат.  
Куурчактарын ыргытып,  
Качып кетти зымырап.

Кубаласаң Бекенди,  
Куурчактарын ыргытсан.  
Кыздар сага кекенди?!

Бардығы тең биригип,  
Жакыныраак сен барсан,—  
Жарат эми чекенди?!



## ЖОК ТУРА ТАРГЫЛ КАЛЕМИМ

Кагаз тиктеп берилген,  
Калем учун кемирген.  
Эне минтип сурады:  
Кичинекей Темирден:

- Эмне кылып жатасын,  
Садагасы чолпонум?
- Сүрөт тартып жатамын,  
Окшосун деп торпогум.
  
- Үйдөгү таргыл мышыкты  
Тартпайсыңбы сүрөткө...
- Жок тура таргыл калемим  
Жок тура мышык сүрөттө.

## ТОКТОР МЕНЕН ЧОН ЭНЕ

Токтор айтат:

– Чон эне,  
Ичимди бек курчагын,  
Конфет жебей калганга,  
Ачып калды курсагым.

– Андай болсо кулунум,  
Тойгузайын жакшылап.  
Айран ичиp турчу азыр,  
Ачкан курсак басылат.

– Андан көрө дүкөнгө,  
Баралычы батырак.  
Түркүн конфет шоколад,  
Анда дайым сатылат.

– Тенин бөлүп берейин,  
Бар го каймак кечәэги.  
Апкеле кал тезирәэк,  
Кичинекей кесени.



Бирок Токтор жоголду,  
Ашканада тынч алып.  
– Эмне кылыш жатасын?  
Кечиктиң не мынчалык?

– Табылганы калды эне  
Кайда жүрөт Шамурат?  
Ал кошулуп издешсе  
Чонураагы табылат!

### АСАН МЕНЕН ҮСӨН

Биздин үйдүн жанында,  
Эгиз эки бала бар.  
Айрып тааный албайсын,  
Бойлору да барабар.

Ойношсо алар бир ойноп,  
Окшош кийим кийинет.  
– Келчи Асан, – деп чакырсан,  
Үсөн сага жүгүртөт.



— Үсөн сени чакырган,  
Жокмун! – десен бир карап.  
– Чакырдың го атыман,  
Асанмын! – деп жылмаят.

Асан го деп Үсөндү,  
Үсөн дейсис Асанды.  
Үсөндү эл Асан деп,  
Асан-Үсөн аталды.

Иштен келип апасы,  
Бети-башын кармалап,  
Асан менен Үсөндү,  
Айрый албай таң калат.

– Асансынбы?  
– Үсөнмүн.  
– Үсөнсүңбү?  
– Асанмын.  
– Сен ар дайым Асан бол,  
А сен Үсөн аталғын!

Апасынын бул күнү,  
Тийди аларга жардамы.  
Калпагына алардын,  
Тикти «А», «Y» тамганы.

Жарым saat өтпөстөн,  
Кирди оюнга кармашып.  
Кайра кийип алышты,  
Калпактарын алмашып!

Балдар алардан,  
Сурай берип жабылып.  
Өздөрү да атынан,  
Калышты эми жаңылып.

Бир ойногон балдардын,  
Көнүлдөрү ток болду.



Анткени, Асан, Үсөндүн,  
Айырмасы жок болду!

## ТОЙГО УЗАТУУ

— Аке үйгө киресизби?  
Бир нерсе айтам билесизби?  
Женем бүгүн тойго барат,  
Жаныш акем аял алат.

Тойлор дайым болуп турса,  
Ал айрыкча мага жагат.  
Тойдон женем эртең келет,  
Анан мага конфет берет.

Булут ыйлап жаш алууда,  
Женем үйдө жасанууда.  
Көктө булут түнөргүчө,  
Жамгыр төгүп жибергиче.

Кол чатырын колуна алсын,  
Женем тойго жетип барсын.  
Койнөктөрүн кийсин жаны,  
Аны тойго узаталы.

## МЕН ЖЕҢЕЛҮҮ БОЛОМУН

— Тобум, тобум тоголок,  
Жоргологон жоголот.  
Тоголонуп токтобой,  
Тоодон кайда барасын?  
— Чоң энеме барамын.  
— Чоң эне сага не деди?  
— Каймак, майдан же деди.  
Жардамыңды бер деди.  
Отун тердим он кучак...  
— Чоң эне аны не кылат?



— Казан, казан нан жабат,  
Аны көргөн таң калат  
Уулун үйлөп той берет,  
Үйгө толо эл келет.  
Тойдо балдар бир жүрөт,  
Келин келет үлбүрөп!  
Шондо жолун торогун,  
Мен женелүү боломун.

### НУРГА ТОЛОТ ҮЙҮБҮЗ

Менин үйүм гүлстан,  
Эч адам жок урушкан.  
Ар күнү ишин аткарып,  
Апам келет жумуштан.  
Конгуроону басканда,  
Кубангандан шашсам да,  
Өзүм таяр турсам да,  
Мен эшикти ачканга. —

— Ким келди,— деп сураймын,  
Анан ачкыч бураймын.  
Үнүн таанып апамдын  
Тааныш үчүн карадым.  
Колдон жүгүн аламын.

Чыгарбастан эсинен,  
Кубангандан кучактап,  
Өбөт эки бетимен.  
Кийимдерин чечинтип,  
Алып берем керегин.  
Тердеп келсе ысыкта,  
Желпигичти беремин.

Ачылгансып гүлүбүз,  
Нурга толот үйүбүз.  
Ар бирибиз жадырап,  
Үйгө толот сүйүбүз!



## МЫШЫК МЕНЕН КАЛАНБЕК

Кыткылыктап эмне эле,  
Не күлөсүн Каланбек?  
– Чычкан кылсам колумду,  
Аңдыйт мышык алам деп.

– Мышык менен алышпай,  
Ойносончу тобунду?  
Ал аңгыча ыйлады,  
– Аймады деп колумду.

## МҮЙҮЗ ЧЫКПАЙТ ЭМНЕ ҮЧҮН

– Тоюп чөптүн гүлүнө,  
Так секирсе күнүгө,  
Мүйүз чыгып алыштыр,  
Улагымын,  
Кулагынын түбүнө.  
Нан берсем да дайыма,  
Ээрчитсем да жаныма,  
Мүйүз чыкпайт эмнө үчүн,  
Күчүгүмүн,  
Кулагынын жанына?!

## ТААРЫНГАНДЫН ТАМАГЫ ТАТТУУ

Жоктон шылтоо табылды,  
Жоругун көр Алымдын.  
Таарынды ал токочко,  
– Не бердин деп жарымын?

Энекесин кыйнады,  
Жер тепкилеп ыйлады.  
Соортконго болбоду,  
Мойнун бурап толгоду.

Эне дагы тим койду,  
 Амал кылып бербестин.  
 Чуркап чыкты Алым да,  
 Үнүн угуп Берметтин.

Анан келип сурады:  
 – Кана менин, токочум?  
 – Сен жатканда таарынып,  
 Калбай калды токочун.

Таарынгандын тамагы,  
 Таттуу экен деп кетти.  
 Көрдүн го азыр Берметти,  
 Токочунду жеп кетти.

Алым аздан сооронуп:  
 – Кана, калган теңи, – дейт.  
 Мындан кийин тамакка,  
 Таарынбаймын эми дейт.

### ОЙГО САЛДЫ ЧОЮНДУ

– Сайра менен Сагынбек,  
 Кетишкенде сабакка.  
 Апам менен уйду саап,  
 Сүт куябыз табакка.

Мараганда улагым,  
 Суу алпарып беремин.  
 Китептерин чачылган,  
 Жыйнап коём эжемин.

Улагымды оттотуп,  
 Момпосуйдан жегизем.



Энеси анын келгенде,  
Эмчегинен эмизем.

Апам кәэде казанга,  
Бышырганда көжөнү.  
Шириң жерин берсе деп,  
Ташып келем кесени.

Деген сөзү Бурулдун,  
Ойго салды Чоюнду,  
Ал анткени, тил албай,  
Жакшы көрөт оюнду!

## АГАРТАМ ДЕП АПАСЫ

Айтсак болбой Сагында,  
Жаман көрөт самынды.  
Бетин жуубай буркурап,  
Колун жуубай چыркырап,  
Бети-башы кирдеген.  
Бир жер калбай жүрбөгөн.  
Тамактанат биз менен?!  
Күзгү берсек муну айтат:  
Карабы деп өзүндү:  
– Самын менен жуунсам,  
Чагып алат көзүмдү!  
– Колу какач Мукашка,  
Элдин баары күлүптур.  
Агарта деп апасы,  
Колун ташка сүрүптур.  
– Ылайларды кармабай,  
Ойносом мен тобумду,  
Сүрбөйсүнбү апа,— дейт  
Ташка менин колумду?!



## БАЛДАР ЖАНА БАЛАПАН

Балдар:

– Эй, балапан, балапан,  
Канатыңды тарасаң?  
Кайда сенин энекен,  
Кайда кеткен жан атан?

Балапан:

Балдар, сiler карасаң,  
Учуп кетти жан атам,  
Берекелүү берешен,  
Жемге кетти энекем.

Балдар:

Канат куйрук жетилсе,  
Качып бизден бутатым.  
Карматастан бөпөлөп,  
Кайсы жакка учасың?

Балапан:

– Канат куйрук жетилсе,  
Тоо тарапка сызамын.  
Тоодо соккон шамалдын,  
Тоскоолдугун бузамын.

Балдар:

– Тоого сызысаң көкөлөп,  
Кайсы тоого барабыз.  
Канаттуу дос сени издең,  
Кайсы жерден табабыз?

Балапан:

Дос болсоңор эгерде,  
Алыс учуп барбаймын.  
Айлыңарда көкөлөп,  
Багыңарда сайраймын.



Балдар:

— Дос болобуз түбөлүк,  
Дайым бирге болобуз.  
Терезенин түбүнө,  
Жем жана суу коёбуз.

Балапан:

Андај болсо силерден,  
Алыс учуп кетпеймин,  
Балдар менин досум деп,  
Ар убакта эңсеймин!

## ЖАНЫБАРЛАР ЖӨНҮНДӨ ҮРЛАР

### КӨПӨЛӨК

Кон, кон көпөлөк,  
Көп учпастан көкөлөп.  
Жаңы чыккан гүлдөрдүн,  
Жашыл гүлүү өсөлек.

Такыр жерди чанасын,  
Толкуп учуп барасын.  
Гүлү ачылган талааны,  
Мекен кылыш аласын.

Түркүн чөпкө коносун,  
Күндө балын соросун.  
Досу болгон балдардын,  
Сен кай жерлик болосун?

Бойлоп суунун чекесин,  
Көпүрөдөн отөсүн.  
Жазда келип биз жакка,  
Кышта кайда кетесин?



### БАШЫҢ НЕГЕ ЖАЛПАК?

— Бака, бака балчак,  
Башына кийбей калпак,  
Караан көрсөң секирип  
Калгансыңбы чарчап?  
Көзүң неге тосток,  
Башың неге жалпак?

— Ата салты жоруктур,  
Күнгө жонум онуптур.



Жылан келип сорот деп,  
Бир жамандык болот деп,  
Кароолду көп карап,  
Көзүм тосток болуптур.  
Кийимимди чечинип,  
Таш алдына бекинип,  
Башым жалпак болуптур.

– Күндөн көзүң уялып,  
Эрте неге чыкпадың?  
Курулдаган үнүңдү,  
Кыш ичи мен укпадым.  
Жазда көлчүк жутканың,  
Ийри неге буттарың?

– Абалкы эле жоруктур,  
Аптапка баш онуптур,  
Жайдак тайга көп минип  
Бутум ийри болуптур?!



## АРМАНДУУ БАЛЫК

Байкуш балык,  
Кургак жерди чанып,  
Сууда жашап калганга,  
Болсо керек арманда.

Таштап көлдү, дайраны,  
Бизге келсе кайра аны,—  
Алып барып токойго,  
Ойнотмокпуз токойдо.

Момпосуйдан жеп алыш,  
Таза абадан дем алыш,  
Сансыз гүлдү жыттамак,  
Жашыл чөпкө уктамак.

Терип берип бүлдүркөн,  
Күлөт эле күлдүрсөк.  
Ээрчиp чыйыр из менен,  
Ойноп келмек биз менен.  
Кыйналса жер чуусуна,  
Кетип калмак суусуна.

Сууда жашап калганга,  
Жүрсө керек арманда.  
Толкундарга урунуп,  
Жүргөн чыгар думугуп?!

## КЫРКАЯК

Турсам карап,  
Келе жатат,  
Кыркаяк!  
Мен анын,  
Таң калдым,  
Буттарын санап.



Тыным билбей жылып,  
Жылып барат,  
Жылып барат.  
Орду карап  
Жолду санап.  
Буттары бүт  
Жыланаяк!

Бир бутунан,  
Бир бутунун,  
Эмнеси кем?  
Бир бутун шилтегенде,  
Шилтегенде,  
Шилтенет,  
Кырк буту тен.  
Бир буту,  
Токтогондо,  
Токтоп калат,  
Кырк буту тен.  
Жаңылбастан,  
Эсептесен?!

Кыркайактын,  
Кырк буту тен,  
Жыланаяк!  
Кышындасы,  
Буту үшүсө,  
Кырк өтүктү,  
Кантеп алат?  
Ошондуктан,  
Кыркайак –  
Жүрөт экен,  
Үшүсө да,  
Жыланаяк!



## ТОО ЖАНА ТӨӨ

- Тообу жылыш келаткан?
- Токто, мага көрсөтчү?
- Чуудалары булуттан,  
Төө турбайбы өркөттүү!

Тоолор төөгө окшопот,  
Чөгүп жатып алышкан.  
Төөнүн көзү күн өндүү,  
Тоодон чыга калышкан.

Тоо өркөчү күн төрөйт,  
Төө өркөчү саналып.  
Тоо мойнунда ай туулса,  
Төө мойнунда шыңгырак,  
Конгуроолуу балалык!

Тоодой төөнүн мүнөзү,  
Тоодон жолу башталат.  
Төөнүн жолу чөлдөрдө,  
Тоодой жумуш аткарат.





## ЧЕГИРТКЕ

Саратанда чырылдал,  
Кечке чейин сайраган.  
Чөпкө конуп ыр ырдал,  
Тишин бүлөп кайраган.

Антеннасы башында,  
Угуп алат дабышты.  
Адаты бар жашынма,  
Билет жанды багышты.

Бардай далай арманы,  
Салкын жерге бекинет.  
Шытыраса жан-жагы.  
Көкко жете секирет!

## ДОНҚУЛДАК

— Тук! Тук! Тук!  
— Сен кимсін?  
Кире бергін  
Салам айтып.  
— Тук! Тук! Тук!  
Үйгө кирбей,  
Такылдатат,  
Кайтып, кайтып!

Акырын шыкааласан,  
Эч ким жок...  
Эшик ачып.  
Боорон үйлөйт,  
Шекер чачып.  
Бир гана донқулдагым,  
Жығачтардын,  
Катуулугун текшерүүде,  
Такылдатып!



— Тук! Тук! Тук!  
Балка үнү улам тышта.  
Ар жылы ар бир кышта,  
Алыс жактан,  
Келип кетет,  
Ушул уста!

## ТООКТУН АРМАНЫ

Мен армандуу тоокмун, тоок!  
Бир бала туудум оозу-мурду жок!  
Бир карасам колу-буту жок,  
Ал баламдын жаны да жок.  
Топтоголок, топтоголок!  
Эми кокуй, эмне болот?  
Эми кокуй, эмне болот?..

## ҮЛҮЛ

Көрө коюп үлүлдү  
Үмөт жандан түнүлдү.  
Көзү аландап жөтөлүп,  
— Качкыла өтүп кетсин,— дейт,  
Түйүнчөгүн көтөрүп.

Бозон туруп катарга:  
— Баратат,— дейт сапарга!  
Эч нерсе албай колуна,  
Бүт керектүү буюун,  
Арткан тура жонуна.

Жакасын бек карманып,  
Жамғыр айтат таң калып:  
— Чечип алыш кийимин,  
Кетип барат көчүрүп,  
Өзү кирген ийинин.



Колун сунуп жакындан,  
Кошой айтат бакылдап:  
— Чыгып үйдүн тышына,  
Шарды кадап алыштыр,  
Мүйүзүнүн учуна.

Сапар келип тигилди...  
Сайып койду үлүлдү,—  
Ийинине түйүлгөн,  
Сойлоп кирип кетти да,  
Чыкпай койду үйүнөн.

## КИРПИ

Токой ичи ээнсирап,  
Сур булуттар сүзүлөт.  
Жел жеппесе кичине,  
Жалбырактар үзүлөт.

Көздөн жашын тамызып,  
Ирмеп-ирмең-кирпигин.  
Жолдон өтүп бараткан,  
Жонун көрдүк кирпинин.

Кеткенине кирпинин,  
Балдар калды бүт кейип...  
Тону калың болсо да,  
Үшүп алган түктөйүп!

## ЖАЛБЫРАКСЫЗ ДАРАК

Түштүк жакта,  
Күн кайнап турган чакта,  
Мээнеткеч кумурска,  
Чарчап-арып келе жатса,  
Өсүп туруптур жол боюнда,

Бир түп АРПА!  
 А кумурска,  
 Мурутун жанып-жанып  
 Ойлоду:  
 «Кетейин деп бир эс алыш!»  
 Караса арпанын,  
 Көлөкөсү жок,  
 Тийип турат жан-жагына  
 Күндүн табы!  
 Жөнөй берди сынып шагы:  
 «Бул кандай дарак болду?  
 Такыр жок жалбырагы?»

### ЭМГЕКЧИЛ ЭКИ КУМУРСКА

Эки кумурска,  
 Келатып эки жактан,  
 Жолугуп сез кылышты.  
 Олжолорун тапкан:  
 – Түрүн бар шашкан,  
 Узун жолду баскан,  
 Жүк көтөрүп алышсын,  
 Келатасың кайсы жактан?  
 Экинчи кумурска,  
 Кайкалатып белди,  
 Мыңдай жооп берди:  
 – Абдан кыйналыш,  
 Арттым далай жерди.  
 Адырды аралай басып,  
 Айылга баратам шашып.  
 Алышыбыз керек тура,  
 Аңыздан буудайды ташып!  
 Өзүн кайда барасын,  
 Айылдан талаага шашып?  
 – Бара жатам олжого-кенге,  
 Таруу жатат төгүлүп жерде.  
 Кабар берип келатам,



Кабарсыз жаткан элге.  
Калып кетсе ташылбай,  
Жем болот жамгыр, селге?!

## ЧИРКЕЙ

Аюу палбан тынчсызданып,  
Айланасын каранат:  
«Бир баламды эси жоктор,  
Кеткен окшойт жарагалап»!  
Апасына арызданып,  
Ыйламсырайт мамалак:  
— Жаман экен камыштуу жер,  
Оту-чөбү көп туруп,  
Учуп келип эки-үч ырчы,  
Кое жаздады өлтүрүп!  
Канаты бар жаркырак,  
Катуу чыгат добушу.  
Найзаларын сайышып,  
Канды кызык сорушу?!

Аюу палбан айтты анда:  
Мамалакка түшүнтүп:  
— Чиркей тура мурунунду,  
Чагып кеткен шишитип?!

## КАРЫШ ЖЕРГЕ УЧА АЛБАЙТ

Чөжөлөрүм чыйпылдак,  
Жем, суу берип багамын.  
Карман алып кант берип,  
Канаттарын тарадым.

Коё берсем столго,  
Же секирип түшө албайт,  
Канаттары бар туруп,  
Карыш жерге уча албайт.



## ЖАРЫЛБАЙЫ БАШТАРЫ

Короосунан чыкканда,  
Чөп оттобой ачкарын,  
Эки кочкор тынымсыз,  
Сүзүштүрөт баштарын.

Бир-бирине урунса,  
Сынат әкен таш дагы.  
Сүзүшкөндө кочкордун,  
Жарылбайбы баштары?

## КОРКОК

– Ай апаке, апаке,  
Мышыкты ким үшүткөн?  
– Қалган тура эшикте,  
Качып жүрүп күчүктөн.  
Корккон тура карачы.  
Тобум кетсе жорголоп,  
Эки көзү алайып.  
Ал дивандын үстүндө.  
Чыга качты коргонуп.

## ЭМНЕ ҮЧҮН

Башкалардай эмне үчүн,  
Балык такыр сүйлөбөйт?  
Кайырмакка түшсө да,  
Же кайгыrbайт, үндөбөйт?

Анын неге буту жок,  
Жүрөм десем жетелеп?  
Канаттары болсо да,  
Учалбайт го көкөлөп?



## КОҢҰЗ

Эки көзүн от кылып,  
Ат кыгынан топ кылып,  
Чанды көккө булатып,  
Келатыптыр кулатып.  
Тосуп туруп жолунан,  
Тобун алсам колунан,  
Кетти окшойт арданып,  
Туруп калды таң калып.  
Беттеп арық тарапты,  
Менден качып баратты.  
Чыга калып жолуна,  
Тобун берсем колуна,  
Тобун колдон чыгарып,  
Сууга тұштұ куланып.  
Суудан койсом чыгарып,  
Бара жатты кубанып!

## ИЛЕГИЛЕК

Илегилек учуп-желди,  
Жылуу жактан көчүп келди.

Там башынан үн салды,  
Биздин жерлик болуп калды.

Келгендери саз болду,  
Биз жакта да жаз болду.

Талаа, тұздөр жашарды,  
Күзгү эгин баш алды.

Учуп келип конду көлгө,  
Келгени жакшылық төлгө.

Кааласа үйлөргө консун,  
Жерибизде токчулук болсун.

Канаты қагаздай агарсын,  
Элиме кубаныч таралсын.

Көк менен бийик-бийик учсун,  
Бактысы ачылсын бул күштүн!

Балапандарын көрүп балдар күлсүн,  
Канатында тынчтыкты алыш жүрсүн!

### ТООК МЕНЕН КОРОЗ

Тоок:

— Атаны коқуй, кух-кух, кух-кух!  
Таманым күйүп ысып – чок, чок!  
Бир бала тууймун десем,  
Тууй турган жайым жок, жок!

Короз:

— Кокуйлап неге мынча бакырасын?  
Ар жерге чуркап чөпкө жашынасын.  
Тууган балаң такыр мага окшобойт,  
Неге минтип бардык элди чакырасын?

### КҮЙРУГУ БАР КАМЧЫДАЙ

Маң-маң баскан, маң баскан,  
Төрт аягын чаң баскан,  
Астынкы өркөчүн ком баскан,  
Арткы өркөчүн чом баскан.

Күйругу бар камчыдай  
Дараты бар тамчыдай.  
Моюну бар укуруктай  
Төрт буту бар шырыктай.  
Чөлдө жүрсө талбаган,  
Ара жолдо калбаган,  
Ойсул-ата тукуму, –  
Төө эмеспи жан балам!



## ЧӨПТҮН ГҮЛҮН ОТТОГОН

Шыңғыр-шыңғыр кишинешкен,  
Тезектерин искешкен.  
Алыста жүрсө табышкан,  
Жакында жүрсө качышкан.  
Үн алышып алыстан,  
Бирин-бири жоктогон.  
Үйүрүнөн адашпай,  
Жылгындуу жерде токтогон.  
Жал-куйругу төгүлгөн,  
Шамал жүрсө өрүлгөн.  
Жүгүрсө күштай зыргыган,  
Түяктан данкан ыргыган.  
Камбар-ата тукуму –  
Кем кылбасын жылкыдан.

## ДОБУШУ БАР АЗАНДАЙ

Тоорулушуп токтогон,  
Тилин ороп оттогон.  
Бири өлсө өкүрүп,  
Баары бирдей жоктогон.  
Добушу бар азандай,  
Желини бар казандай.  
Мүйүзү бар жылтылдак,  
Эмчеги бар шыртылдак.  
Челек-челек сүтү бар,  
Союп сатсаң эти бар.  
Зенги-баба тукуму, –  
Сыйырдын жакшы нәэти бар!

## ЖУУРАТ БОЛГОН АЙРАНЫ

Урейлесен – табылган,  
Кур – ейлесен жабылган.



Базарга салсан пул болгон,  
Кыркып алсан жүн болгон.  
Жуурат болгон айраны,  
Жесен шириң каймагы.  
Жылда эгиз төлдөгөн  
Эки-үч жылда көбөйгөн.  
Мараганы жагымдуу,  
Баксан ачат багынды.  
Оттоп келген талаадан,  
Пайдасын эл санаган.  
Чолпон-ата тукуму,—  
Кой керекке жараган.

### КОЙЧУЛАРДЫ ҮЙЛАТКАН

Жайлоого чыкса жүрөгөн,  
Карышкыр келсе көрөгөн.  
Тоодон ташты кулаткан,  
Койчуларды үйлаткан.  
Өлүп калса мүйүзү,  
Бычагыңа сап болгон.  
А терисин ийлесен,  
Чанач болгон чак колдон.  
Жарга түнөйт көрүнбөй,  
Көзөмөлдө сөгүнбөй!  
Жайы-кышы жакшы бак,  
Жалкоолукка берилбей.  
Чычаң-ата тукуму, —  
Эчки карма эринбей!


### БҮРГӨНҮН ЖОРУГУ

(Апыртма)

Бүргөм менин бекинди,  
Чагып алыш этимди.  
Бардык жерге каттадым,



Сурапштырып таппадым.  
 Бүргөм менин билген экен,  
 Бүргөндүдө жүргөн экен...  
 Ысылап ал чечинген экен,  
 Бир чапанга бекинген экен.  
 Чапанды мен сууга салдым,  
 Секирип чыкты – ан-тан қалдым.  
 Кармарымда жанымдан өттү,  
 Качып карматпай кетти.  
 Кызылсуунун ары жагынан,  
 Карасуунун бери жагынан,  
 Аңдып барып кармап алдым.  
 Алабелдин бери жанынан,  
 Азабын колуна бердим.  
 Касапчыны чакырып келдим,  
 Калын журтка сойдуруп бердим.  
 Кара көзүн ойдуруп бердим.  
 Алтымыш кило май алдым,  
 Жетимиш кило эт алдым.  
 Эпчил әстүү аялдар,  
 Эки пуддан май алды,  
 Эби жок эрке аялдар,  
 Эч нерсе жок күр қалды.  
 Майын майчыга бердим,  
 Этин касапчыга бердим.  
 Терисин чарымчыга бердим,  
 Чарымчы терисин бычып берди.  
 Өтүкчү бардыгын тигип берди.  
 Алтымыш маасы чыкты,  
 Жетимиш өтүктүн баасы чыкты.  
 Ошентип бүргөнү саттым,—  
 Онбогондой пайданы таптым!





## АК ЧЫЧКАНГА КҮМҮШТӨН ТАКА КАКТЫМ

(Апыртма)

Бака кызын бериптири ийнеликке,  
Кара чымын барыптыр женеликке.  
Кумурсканын семизин кармап алыш,  
Той жасап ат чаптырдым тегерекке.  
Ак чычканга күмүштөн така кактым,  
Көр чычкан терисинен жака тактым.  
Көпөлөктүн терисин жыртпай союп,  
Жыйынга он беш карыш саба кылдым.  
Он беш жигит жыйылып көтөрө албай,  
Ошол саба кымызга тооба кылдым.

## МЕН БАЙКЕМЕ КАПАМЫН

Топтолушса булуттар,  
Жамгыр жааймын деп айтат.  
Эки улактуу эчкимди,  
Энем саимын деп айтат.  
Байкем болсо эчкимди,  
Кармап алыш соём дейт.  
Казанга этин кайнатып,  
Шорпосуна тоем дейт.  
Улактарын мааратып,  
Базарларга сатам дейт.  
Жаным тынчып бакпастан,  
Үйдө тынчып жатам дейт.  
Мен капамын байкеме,  
Мейли жамгыр жаабасын,  
Энем эчки саабасын,  
Байкем кармап сойбосун,  
Шорпосуна тойбосун!  
Эки улагы чоюоп,  
Жар боорунда ойносун?!



## АЯЗ АТА

Карабы Аяз атаны,  
Кардай аппак сакалы.  
Кардай аппак чокою,  
Кардай аппак чапаны!

Таягы бар колунда,  
Куржуну бар жонунда.  
Келе жатат ашыгып,  
Балдар курган оюнга.

Салам айтса баарына,  
Балдар сурайт жабыла:  
— Аяз ата бизге алган,  
Не белек бар жанында?

Аяз ата мындай дейт:  
— Анда көнүл бургула,  
Ойносун деп апкелдим  
Оюн толо куржунум.

—  
Кол кармашып тургула,  
Барабанды ургула.  
Жаңы жылды тосолу,  
Арча оюн кургула.

Аяз ата сөзүнө,  
Кубанышты, күлүштү.  
Кол кармашып биригип,  
Балдар бийлеп жүрүштү!

## ТАШ БАКАНЫН БАЛАСЫ

— Таш баканын баласын,  
Таап алып келдим,— деп.



Жерге койсо атасы,  
Сүйүндү абдан Келдибек.

— Кызык өзү жүрөт,— деп,  
Колун тосот шоктонуп.  
Туруп калды таш бака,  
Буту-колу жок болуп.

— Алдыныз,— деп атаке,  
Канча сомду коротуп.  
Бурагыгчы канаке,  
Койдуңузбу жоготуп?

— Муну оюнчук дебегин,  
Таш баканын баласы! —  
Болгондо да типтируү,  
Басат мына карачы!

Эңкейе коюп үстүнө:

— Көтөрөт го жүктү,— дейт, —  
Ылдамыраак баспайт деп,  
Колу менен түрткүлөйт!

## ПИЯЗ

Бул эмненин буйругу,  
Башын жерге батырып,  
Чыгып калган куйругу.

Куйругу тарс үзүлөт,  
Тартам десен күч менен.  
Аны казып аласын,  
Аран чукуп шиш менен.

Кыркам десен көкүлүн,  
Чечем десен көйнөгүн.



Көз жашынды тамызат,  
Барбы мындай көргөнүң?

Кабат, кабат тон кийген,  
Кабат көйнөк ичинен.  
Жардам бербей кийгени,  
Калтыраган үшүгөн.


### ЖАСАП АЛДЫМ ЖЕЛДЕТКИЧ (Апартма)

Чымын жатты учканы...  
Дабышымды укпады.  
Кармап алып кайырсам,  
Карс! – дей түштү буттары!


Айтып берсем чынымды,  
Ооруп жаны чыңырды.  
Бүтүн айыл ойгонуп,  
Элдин баары жыйылды.

Башын бердим мыйшикка,  
Күчүгүмө – денесин.  
Балдарга бүт тараттым,  
Учкан анын элесин.

Бөлүп жатып чымынды,  
Көл-шал болуп тердеппиз.  
Канатынан мен өзүм,  
Жасап алдым желдеткич!



ТАБИЯТ, АЙБАНАТ ЖӨНҮНДӨГҮ  
ТАБЫШМАКТУУ ҮРЛАР





## БИЙИК ЖЕРДИН БАЛДАРЫ

Биз турган жер – бийик жер,  
 Булут калкыйт – тиийип көр!  
 Аскалардын боорунда,  
 Арбын жүрөт кийиктер.

Үлдам суунун шарлары,  
 Бийик тоосу, жарлары.  
 Шамал менен жарышкан,  
 Биз тоолуктун балдары.

Аппак жааган карлары,  
 Аппак аткан тандары.  
 Ак булутун чубаган,  
 Биз Мекендин балдары!

## КИМДИН, КИМДИН БАЛАСЫ?

Тегирмендин каласы,  
 Эшигинде чарасы,  
 Эшек минип келаткан,  
 Кимдин, кимдин баласы?  
 – Эшимбектин баласы.  
 – Ал Эшимбек не кылат?  
 – Кулан, тайын бээ кылат.  
 Тайлактарын төө кылат.  
 Эшимбектин бээси бар,  
 Эшигинде төөсү бар.  
 – А үйүндө неси бар?  
 – Тапка келген кушу бар,  
 Мен билгендөн ушулар...  
 Тапта кушу не кылат?  
 – Чил, кекилик алдырат.  
 Кушу учту талаага,  
 Аны салды санаага.  
 Эми минтип карачы,  
 Издел жүрөт эшекчен  
 Ыйлаак эрке баласы!

## ОЙГОТУУ

Айланайын атыңан,  
Менин балам ақылман.  
Сайрап турган булбулум,  
Төшөгүндөн тургунун.

Кара, мына сааты,  
Аппак болуп таң атты.  
Божураган ай гүлүм,  
Көйнөгүндү кийгинин.

Күзгүгө бир карангын,  
Чачтарыңды тарангын.  
Жылуу мына суу бүгүн,  
Кол-бетинди жуунгунун.

Аткар апаң талабын,  
Даяр турат тамагын.  
Бүгүн жума аптага,  
Жөнөйлү анан бакчага!

## АР КИМДИН БАР ӨЗҮНДӨ

Өлчөп алынбайт,  
Пулдап сатылбайт.  
Белекке берилбайт,  
Иш кылат, эринбайт.  
Көзүңө көрүнбейт,  
Башкага бөлүнбейт.  
Бирөөгө арналбайт,  
Колуңа кармалбайт.  
Аты бар, заты жок,



Жазганга каты жок.  
Балбанга багынбайт  
Жок жерден табылбайт.  
Арпанын пакалы эмес,  
Эчкинин сакалы эмес.  
Ар кимдин бар өзүндө,  
Ардакталат сөзүндө.  
Билсен әң бир жакының –  
Ал башындағы (*Ақылың*).

### ТООЛОРДУН ЭҢ БИЙИГИ

Тоолордун эң бийиги,  
Билгиле Токбай ата!  
Бар анын эки ийини,  
Булутка башын катат.

Кечээ биз чыктык анын,  
Эң бийик чокусуна,  
Ишенсен Алмагұлдұн,  
Тийди Асман топусуна.

Бийиктен биз карасак,  
Көрүндү баары жогу.  
Жыландын изи сымак,  
Созулат Оштун жолу.

Адыры тоого жетип,  
Жалтылдац суунун башы.  
Көрүнөт бүлбүл этип,  
Өзгөндүн мунарасы.

Жылгасы болуп миң чап,  
Адырлар күнгө калкып.  
Сулайман тоосун курчап,  
Кең Ошум жатат чалкып.

Койнуна катып карды,  
Кейпинде чапкан аттын,—  
Оронгон булуттары,  
Зоолору Арстанбаптын.

Ар жагы канча тоолор,  
Талаалар мелмилдеген.  
Караган бизче болор,  
Өлкөлөр сен билбеген.

Бийиги чындыгында,  
Тоолорун Токтобай ата! —  
Биз чыксак чокусуна  
Көрүндү кен Алматат!

### ЖЕРДИ ТУУРАП КҮН НУРУ

Айланамды карасам,  
Тоонун бардык жактары.  
Түздүн алма бактары,  
Саргыч түскө боёлгон,  
Өрүкзардын капиталы.—  
Күндүн дагы нурлары,  
Болуп калган сап-сары!

Кыш келгенде ой-тоону,  
Бүт кар ороп калыптыр.  
Күндүн көзүн карасам,  
Аппак болуп калыптыр.  
Жаз келгенде алышты,  
Көк чөп басты көгөрүп.  
Адыр, талаа калышты,  
Жашыл түскө бөлөнүп.

Желкесине таштардын,  
Көк майсалар өсүптүр.



Күндүн көзүн карасам,  
Жашыл болуп кетиптири.

Өз өңүнө карабай,  
Түркүн түскө кез келип.  
Жерди туурап Күн нуру,  
Турат экен өзгөрүп!

### УЗУН БОЙЛУУ КЫЗ КЕТТИ

Шылдыр-шылдыр шыр кетти,  
Шылдырама ыр кетти.  
Шашканымдан ой кетти,  
Шайыр кызым бой кетти.

Узун-узун уз кетти,  
Узун бойлуу кыз кетти.  
Ташка тииди шарк этип,  
Сөйкөлөрү жарк этип.

Бүт денеси калтырап,  
Өнү-түсү жалтырап.  
Узун-узун уз кетти,  
Узун бойлуу кыз кетти.

Токто! – десем токтобой,  
Тоту эжеме окшобой.  
Шынгыр үнү угулуп,  
Чуркап кетти бурулуп!

### КИМИСИ КҮЧТҮҮ?

- Күн, сен айтчы, эмнеден күчтүүсүн?
- Күчтүү болсом тосот беле булуттар.
- Булут сен эмнеден күчтүүсүн?

- Күчтүү болсом оройт беле жамгырлар.
  - Жамгыр сен эмнеден күчтүүсүн?
  - Күчтүү болсом жер сицирип албас эле,
  - Жер сен эмнеден күчтүүсүн?
  - Күчтүү болсом чөптөр басып калбас эле.
  - Чөп сен эмнеден күчтүүсүн?
  - Күчтүү болсом, козу-кайлор оттойт беле.
  - Козу-кайлор, силер эмнеден күчтүүсүнөр?
  - Күчтүү болсок, карышкыр чоттойт беле.
  - Карышкыр, сен эмнеден күчтүүсүн?
  - Күчтүү болсом аңчылар атат беле?
  - Аңчы сен эмнеден күчтүүсүн?
  - Күчтүү болсом милтемди чычкан жебес эле.
  - Чычкан, сен эмнеден күчтүүсүн?
  - Күчтүү болсом кулагыма кумурска толор беле?
  - Кумурска, сен эмнеден күчтүүсүн?
  - Мен бардыгынан күчтүүмүн!
- Эмгек менен өтөт бүт күнүм.  
 Алтымыш батман тарууну,  
 Аркама салып көтөрөм.  
 Жетимиш батман тарууну,  
 Желкеме салып көтөрөм.  
 Күчтүүсүн десен күчтүүмүн!

## БҮТ ААЛАМДЫН АТЫН БИЛЕТ


Бүт ааламдын атын билет,  
 Укканынын затын билет.  
 Көргөндөрүн топтоп алат,  
 Көрбөгөнүн жоктоп алат.  
 Акылына жыйнай берет,  
 Өзүн-өзү кыйнай берет.  
 Билбегендөрден билип алат,  
 Билбегенге сыйдай керек.  
 Эч көрүнбөйт жабылуу,  
 Сыртында бар кабыгы.  
 Бүтүн аалам эсинде,



Үйдөн чыкпайт эч кимге.  
Түнү каны эс алат,  
Уктаганда кечинде.  
Кана, ойлоп тапчы аны? –  
(Мээ) – деп билгин баштагы!

### ОК ЭМЕС, ОК СЫМАЛ АТАТ

Ок эмес, ок сымал атат,  
Күш эмес, шамалдай учат.  
Ал өзүн эң эркин сезет,  
Заматта ааламды кезет.  
Кендиги жер бетин басат,





Уккандын көңүлүн ачат.  
Ал кәэде козголбой көпкө,  
Уяда үргүлөп жатат.  
Козголоп жазсаң сен аны,  
Кичине кагазга батат.  
Ойлонуп бул әмне дебе? –  
Ақылман (*ой-пикир*) эле?!

## ШИРИНДИГИ АСЕЛДЕЙ

Шириндиги аседдей,  
Ачуулугу кеселдей.  
Кәэ бирөөнү сүйдүрөт,  
Кәэ бирөөнү күйдүрөт.  
Кәэ бирөөнү жыргатат,  
Кәэ бирөөнү ыйлатат.  
Канаты бар шамалдай,  
Чыкса калбайт тарапбай.  
Билбесен бул – (*сөз*) деген!

## БАЙКАГЫЛА СИЛЕР ДА...

Түнү гүлдөй ачылат,  
Бүт ааламга чачылат.  
Жарк-журк этет сансыз от,  
Таң атканда баары жок!  
Уктайт күндүз өздөрү,  
Шамда ачылат көздөрү.  
Арасынан кәэ бири,  
Сызып учуп өтүшөт.  
Жерге жарык киргенде,  
Бүт жоголуп кетишет.  
Жашыл килем үстүндө,  
Жарык чачып жатышат.  
Таң нуруна аралаш,  
Билбейм кайда качышат?



Мин-миллион ачылган,  
Гүл экен деп мактайсын...  
Эртең менен туруп сен,  
Бириң дагы таппайсын.  
Нуру жерге төгүлгөн,  
Асмандағы үр кызыбы?  
Байқагыла силер да,  
Тұнқұ сансыз жылдызды?!

## ЖАЛГЫЗ ӨЗҮ ЖАРАЛГАН

Чыгыштан айтып саламды,  
Жарық кылыш асманга.  
Караңғыны өчүрүп,  
Тұндұ турутп кетирип.  
Боёп тоо-таш, қырларды,  
Чачыратып нурларды.  
Күндүзү аны өчүрүп,  
Тұнұ жага албайсын.  
Кете албайсың қечүрүп,  
Жакын бара албайсын.  
Отун чачып тынбастан,  
Тоо артына жашынат,  
Кар, жамғырлуу күндөрү,  
Баркын, баасын ашырат.  
Ой, чункур, көл дебестен,  
Бардық жерди аралайт.  
Бирдей сүйүп бүт әлди,  
Дос, душман деп санабайт!  
Калкып көктө баратса,  
Уяласың караштан.  
Аны тағдыр түбөлүк,  
Жалғыз кылыш жараткан?!  
КҮН! – әмеспи, ал бизге,  
Ысықтыкты тараткан!

## ТУРАТ ДАЙЫМ ЖАНЫРЫП

Күн чыгыштан жалтырап,  
 Тұн киргенде ал чыгат.  
 Жылдып барат ақырын,  
 Бир сыйкыры бар чылап.  
 Уялғансып кәэ бирде,  
 Булуттарга жашынып.  
 Кәэде учуна теректин,  
 Туруп калат асылып.  
 Жаш бөбектөр көрүшсө,  
 Ата-әнесин кыйнашат.  
 – Чыгып алып бергин, – деп,  
 Болбос жерден ыйлашат.  
 Жолду басат арытып,  
 Тұнду турат жарытып.  
 Канча дагы заманды  
 Келе жатат карытып!  
 Бир топ құнгө жоғолот,  
 Калғансып ал жаңылып,  
 Бул өзү Ай әмеспи,  
 Турат дайым жанырып!

## БАЛБАН ЖЕР

Бир ажайып зор килем,  
 Алдыбызга жайылат.  
 Жазда жашыл, қышта – ак,  
 Өңү өзгөрүп жанырат.  
 Мында адам бактылуу,  
 Издегениң табылат:  
 Ичем десен – суусу бар,  
 Қөлүндө ак куусу бар.  
 Адыр, тоосу, бели бар,  
 Анда түркүн кени бар.  
 Тарам, тарам жолу бар,  
 Жандуулардын тобу бар.



Анда адам уулуна,  
Түркүн кызык жолугар.  
Жандуу десен – өзү өлүк,  
Бүт денеси көзөлүп,  
Өсөт түркүн өсүмдүк.  
Бирок, баарын кебелбей,  
Турат жалгыз көтөрүп!  
Бул эмне десенер? –  
Бул ажайып балбан жер!

## АҚЫЛ МЕНЕН ОЙЛОП ТАП?

Бою бийик, карыбайт,  
Андан эч кыш арылбайт.  
Денеси бүт шагыл, таш,  
Булуттарга созот баш.  
Суулар агат боорунан,  
Бороон-чапкын тооруган.  
Учу тиийет булутка,  
Чыгуу азап, унутпа!  
Эбегейсиз пайдасы,  
Тийип турат эл-журтка.  
Чамбыл-ала кийими,  
Койнунда бар кийиги.  
Төбөсүнөн күн чыгат,  
Оо! – деп койсон үн чыгат.  
Жашыл килем этеги,  
Гүлдөр өсөт буркурап!  
Кана анда бул эмне? –  
Ақыл менен ойлооп тап?

## МАГА ЖООБУН БЕРГИЛЕ?

Жиптей учсуз уланат,  
Тоо боорунан куланат,  
Коктуларга кирет да,

Баш-аяксыз чубалат.  
 Ар жылгадан биригет,  
 Астында таш сүрүлөт.  
 Аласалып токтобой,  
 Алга карай жүгүрөт.  
 Туш тарапка бөлүнөт,  
 Түсү күмүш көрүнөт.  
 Жан-жаныбар ысылап,  
 Саратанда чөмүлөт.  
 Барган жерден баркталат,  
 Жашарат бүт чар тарап.  
 Жемиш багы гүл ачып,  
 Жеткен жери салтанат.  
 Чачсан кетет чачырап,  
 Ичсен чанқоон басылат.  
 Бардык жерди тазартып,  
 Капалыкты качырат.  
 Жок болсо эл зарыгат,  
 Көрбөй калса сагынат.  
 Адам, мал-жан баарына,  
 Керектелет ар убак.  
 Кана балдар, келгиле,  
 Бул нерсенин атын таап  
 Мага жообун бергиле?!

### БУЛ НЕ ДЕГЕН ЗАТ ЭЛЕ?

Шамал жүрсө оолугуп,  
 Ар тараптан тоорулуп.  
 Асмандағы булаттар,  
 Калат көктө чогулуп.  
 Бул окуя билсенер,  
 Жаз, күз болот ар убак.  
 Тийип турган күн көзү,  
 Бир заматта жабылат.  
 Мына кызык керемет,  
 Алгач аздан себелеп,



Аナン күчөп заматта,  
 Электери эленет.  
 Тунук көз жаш тынымсыз,  
 Көк асмандан төгүлөт.  
 Арыктардан шыркырап,  
 Аккан суулар көрүнөт.  
 Опурулган топурак,  
 Камыр болуп эзилет.  
 Чыйрыктырып денени,  
 Аба муздак сезилет.  
 Жердин бети жашарып,  
 Жаңыланат оңолот.  
 Күндүн нуру тийгенде,  
 Жерге сиңип жоголот.  
 Ойлонгула бат эле, –  
 Бул не деген зат эле?

### УКТАП ЖАТЫП ЖОҚ БОЛОТ

Аппак бирок ун эмес,  
 Салмагы оор, кум эмес.  
 Жүмшак, бирок пахта эмес,  
 Жылма үстү, такта эмес.  
 Көрүнүшү шекердей,  
 Көктөн түштөт чектелбей.  
 Бак дарактын баардыгы  
 Анын тонун кийинет.  
 Салмагынаң бутактар,  
 Жерге карай ийилет.  
 Бассам түштөт жолума,  
 Тоссом түштөт колума.  
 Мектебиме баратсам,  
 Конот тумак, жонума.  
 Кыш айлары – сүйгөнү,  
 Аппак кылат дүйнөнү.  
 Талаа, тоо-тап адырдын,  
 Жалаң ак тон кийгени.



Жаз айлары келгенде,  
Тосо албайсың ноктолоп.  
Күндүн ысык нурунан,  
Уктап жатып жок болот.  
Бул кандай зат? Жакшылап,  
Ойлоп, байкап тапкыла?

### ЖАРЫШАТ АЛ ЖЕЛ МЕНЕН

Эч көрүнбөйт көзүнө,  
Эч түшүнбөйт сөзүнө.  
Дайым алга шашылат,  
Тыным билбейт ашыгат.  
Жүрөт дайым кубалап,  
Карматпайт эч жашынат.  
Шамал дагы жете албайт,  
Андан озуп кете албайт.  
Кармайм десен – кармалбайт,  
Алдайм десен – алданбайт.  
Бекерчиге илинбейт,  
Жумушчуга билинбейт.  
Карыбайт эч – таяксыз  
Кол-буту жок – аяксыз.  
Эч иши жок эл менен.  
Жарышат ал жел менен.  
Бул эмне өзү? Ойлоп тап,  
Өз билгенин бербеген?

(Убакыт)

### ДОСУМДУН ҮЙ-БҮЛӨСҮ

Балдар үйгө киргиле,  
Бир досум бар билгиле...  
Силерге да керектүү,  
Аны ардактап сүйгүлө. –  
Ал досумду билсенер,



Төрт уулу бар келишкен.  
 Мен айбыгып турамын,  
 Атын айтып бериштен.  
 Досумдун төрт уулунун,  
 Жалаң үчтөн балдары.  
 Кезек менен келишет,  
 Досумдун жок арманы.  
 Неберелери да бүлөлүү,  
 Бар отуздан кыбыра.  
 Баары аман келсе деп,  
 Кулак төшөйт ырына.  
 Кана эмесе жаш достор,  
 Үй-үйлөргө кайткыла.  
 Ушул сырдуу досумдун,  
 Жандырмагын айткыла?  
*(Бир жыл, төрт мезгили, 12 ай, күндөрү)*

## ЖАЛАҢ ИЙНЕ ЖОЛУНДА

Уктап жатат конулда,  
 Жалаң ийне жонунда,  
 Бирдей жердин кыясы,  
 Талаа түздө уясы.  
 Кээде болот томолок,  
 Кээде такыр жоголот,  
 Жаткан жерден турбай,  
 Уктай берет тынбай.  
 Буттары абдан кыска,  
 Түн ичи сыртка чыкса.  
 Бардыгы коркуп андан,  
 Бардыгы качат сыртка.  
 Анткени, кийгендери,  
 Тикендей ийнелери.  
 Сайылып кол-бутуна,  
 Жаралайт тийген жери!  
 Жыланды жакшы көрөт,

Жолукса тосуп чыгат,  
 Кармашып женип алыш,  
 Жеймин, — деп сүйрөп барат.  
 Бул кайсы жаныбар десем,—  
 Табалбай болбо құлқу?  
 Баарыңа айтып берсем,  
 Ал биздин жоокер кирпи!

### БУЛАРДЫН АТЫН ТАПҚЫЛА?

Булут ичи жалтырак,—  
 Мунун атын тапқыла.

Камыш башы калтырак,  
 Мунун атын тапқыла.

Суу ичинде сүтак кыз,—  
 Мунун атын тапқыла.

Сансыз дарак бутаксыз,—  
 Мунун атын тапқыла.

Кең талаада чаң чыгат,—  
 Мунун атын тапқыла.  
 Кескен жерден кан чыгат,—  
 Мұнун атын тапқыла?!

Жообу: (*чагылган, найза, бака, чаң, көк бөрү, бычак*)

### ҮСТУНӨН ТҮШПӨЙТ УСТА

Төрт түяктуу, ат эмес,  
 Адамдарга жат эмес.  
 Узун кулак коён эмес,  
 Кутуруп жүргөн ноён эмес.



Күчү адал, эти арам,  
Жұнұ бар тарам, тарам.  
Пайдасын көрөт бардық тарап,  
Айқырганы жерди жарат.  
Куйругу бар өтө кыска,  
Үстүнөн әч түшпейт уста!  
Бул кайсы жаныбар десек? –  
Кадимки эле биздин (әшек).

### АЙБАТЫНАН ЖАН ЧЫГАТ

Чыбыр-ала тону бар,  
Чытырманда жолу бар.  
Адам коркчу түрү бар,  
Айбандан зор сүрү бар.  
Айбатынан жан чыгат,  
Азуусунан кан чыгат.  
Тырмактары катылган,  
Бардық жанды качырган.  
Күрүлдөгөн үнү бар,  
Бул әмне жан бишлип ал? –  
Жакын ага барып болбос,  
Анын аты баатыр – (жолборс).

### АЙҚЫРСА АЧУУ ҮНҮ БАР

Жай, кыш өмүр сүргөнү,  
Токой ичи жүргөнү.  
Калың күрөң жүнү бар,  
Айқырса ачуу үнү бар.  
Кәэде тоодон көрөсүн,  
Дарактын жейт мөмөсүн.  
Балдарынын оюнун,  
Көрсөн күлүп «өлөсүн»!  
Томуранданап ойношот,  
Жолукканда жол бошот?!



Тоо, токойду аралап,  
Жүргөн (*аюу*) эмеспи.  
Балдары анын мамалак!

### «Ч» ТАМГАДАН БАШТАЛАТ

Бир заматта чатырап,  
Жарык нуру чачырап.  
Жарк-журк этип чагылып,  
Өчүп калат шол замат.  
Кара булут дүркүрөп,  
Тамчы суулар бүркүлөт.  
Жерди жарып кетчүдөй,  
Добуш чыгат күркүрөп.  
Учкундары түшсө эгер,  
Токой, дарак өрттөнөт.  
Жамгыр жаап кетсе – жер,  
Бир башкача көрктөнөт.  
Булуттар бүт ыйлашып,  
Көздөрүнөн жаш тамат.  
Сурасаңар аты анын –  
«Ч» тамгадан башталат?!

### ЧЫЧКАНДАРДЫН ПАШАСЫ

Адам үчүн пайдалуу,  
Ал үйлөрдүн айбаны.  
Майн жумшак жүнү бар,  
Жагымдуу назик үнү бар.  
Жолборско окшойт жүргөнү,  
Мырза жигит үйдөгү.  
Жууп, таранат мурутун,  
Билет кылар жумушун.  
Көзүндө бар машасы,  
Чычкандардын пашасы.  
Түшпөй уктайт тагынан,



Кетпейт кәэде жанынан.  
Эч бирөөгө чендетпейт,  
Аңчылыгы жагынан.  
Кийинген ал кооз тонду,—  
Бул кайсы жаныбар болду?  
(Мышык)

### БУЛ ЭМНЕ ЖАН, БИЛИП АЙТ?

Бир жаныбар бу дагы,  
Башында эки чырагы.  
Жуп-жумуру денеси,  
Жалан суунун «кемеси».  
Жонунда бар тарагы,  
А бирок, жок калагы.  
Басып жүргөн буту жок,  
Канат, куйрук — жарагы.  
Бирок, учпайт авада,  
Жерде баспайт жана да...  
Суу ичинде думукпайт  
Тез жүргөндү уңутпайт.  
Суудан чыкса тыбырайт,—  
Бул эмне жан, билип айт?

### О, БУЛ КАЙСЫ ЖАНЫБАР?

Ачып кумдун арасын,  
Көмөт тукум — баласын.  
Бир күндө араң арытат,  
Бир чакырым арасын.  
Асты да таш, үстү таш,  
Таш ичинен чыгат баш.  
Чайнай турган тиши жок,  
Башка менен иши жок.  
Жалан көк чөп тамагы,  
Жерден чыкпайт карааны.

Төрт буту бар тырмактуу,  
 Басыгы жок жыргатчу.  
 Кышта тамак жебестен,  
 Уктайт ач калдым дебестен.  
 Адыр, түздөн жолукса,  
 Бурат адам көнүлдү.  
 Жашап коёт тоготпой  
 Үч жүз жылдык өмүрдү.  
 Куланып түшсө чалкадан,  
 Жардам сурап жаныбар.  
 Ойлонуп балдар тапкыла?  
 О, бул кайсы жаныбар?

### БАЙКАГЫЧ БАЛДАРГА СУРОО

Бул эмне, аты бар да өзү жок?  
 А бул эмне, жолдо жүрөт изи жок?  
 А бул эмне, дарбазасыз ачылат?  
 А бул эмне, жазда айдоого чачылат?  
 А бул эмне, әгилбестен бак болот?  
 А бул эмне, көрүнбөстөн дак болот?  
 А бул эмне, кырман кылсан тоо болот?  
 А бул эмне, айттырбастан жоо болот?  
 А бул эмне, оозу-мурдуң май болот?  
 А бул эмне, куйсан идиште жай болот?

Кана, балдар ойлонгула жакшылап,  
 Ар бириң өз-өз атын тапкыла?

*Жообу:*

Будайык күш аты бар да өзү жок,  
 Шамал болот жолдо жүргөн изи жок.  
 Эки илебин дарбазабыз ачылган.  
 Жазғы үрөн аныздарга чачылган.  
 Бул сакалың әгилбестен бак болгон,  
 Ал жүрөгүң көрүнбөстөн дак болгон.



Жыйган түшүм кырман кылсаң тоо болгон.  
Ал душманың билиндирибей жоо болгон.  
Бул баккан уй оозу-мурду май болгон!  
Суу эмеспи бир идишке жай болгон!

## КАЙЫН СИНДИСИНИН ЖЕНЕСИНЕ БЕРГЕН СУРООСУ


(Эл оозунан)

Айры жолдон таң атты,  
Бул эмнеси женеке?  
Эки атчан дос бир чыкты,  
Бул эмнеси женеке?  
Жалгыз атчан аттанды,  
Бул эмнеси женеке?  
Адыр жолдон чаң чыкты,  
Бул эмнеси женеке?  
Төрт шыргыйлуу, тамандуу,  
Бул эмнеси женеке?  
Төрт туяктуу кара жал,  
Бул эмнеси женеке?   
Ача туяк шаа мүйүз,  
Бул эмнеси женеке?  
Жер үстүнө кар жаады,  
Бул эмнеси женеке?  
Кар үстүнө кан тамды,  
Бул эмнеси женеке?  
Коргон оозу ачылды,  
Бул эмнеси женеке?  
Күмүш тыйын чачылды,  
Бул эмнеси женеке?  
Кара жыгач бутаксыз,  
Бул эмнеси женеке?  
Шырбаз козу сөөгү жок,  
Бул эмнеси женеке?  
Эки далым курушат,  
Бул эмнеси женеке?



## ЖЕНЕСИНИН КАЙЫН СИНДИСИНЕ БЕРГЕН ЖООБУ:

Айры жолдон таң атса –  
Доочу келәэр кыз бийкеч.  
Эки атчан дос бир чыкса,  
Куда келәэр кыз бийкеч.  
Жалгыз атчан аттанса,  
Күйөө келәэр кыз бийкеч.  
Адыр жолдон чаң чыкса,  
Койлор келәэр кыз бийкеч.  
Төрт аяктуу тамандуу,  
Төөлөр келәэр кыз бийкеч.  
Төрт туяктуу кара жал,  
Бээлер келәэр кыз бийкеч.  
Ача туяк шаа мүйүз,  
Уйлар келәэр кыз бийкеч.  
Жер үстүнө кар жааса,  
Ун төгүлөөр кыз бийкеч.  
Кар үстүнө кан тамса,  
Кой союлар кыз бийкеч.  
Коргон оозу ачылса,  
Той башталат кыз бийкеч.  
Күмүш тыйын чачылса,  
Оюн-күлкү, ыр болот.  
Кара жыгач бутаксыз –  
Кундуз чачың эмеспи,  
Шыргаз козу сөөгү жок,  
Эки эмчегин әмеспи.  
Куруш кирсе далына –  
Кыса-кыса кучактаар,  
Күйөөң келет жаныңа!





## АҚЫЛМАН ТАЗ

(Эл оозунан)

Илгери өткөн заманда бир хан болгон экен. Анын Эрке айым деген кызы болуптур. Ал хан кызынын бир табышмагы бар экен. Ал табышмакты ким чечмелеп берсе, ошол адамга күйөөгө чыгамын. Ким таба албай калса башын алдырамын деп жар салат. Ар тараптан ханзаадалар, бекзаадалар, мен кыйынмын деген мырзалар анын табышмагын таба албай баштары алынган экен.

Ошол өлкөнүн күн чыгыш тарабында тоонун койнунда бир таз бала кары энеси менен жашап турчу экен. Ал бул кабарды угуп алып:

Хан кызынын табышмагын мен таап беремин деп айтат. Энеси коркups уулунун айтканына каршы болот. Таз акыры энесин ынандырат. Энеси баласына көмөч нан бышырып берип жөнөтөт.

Таз бала хандын тактысынын алдына барып үч күн жатат. Хан кызынын кенизек кыздарынын бири көрүп калып таз баладан сураптыр:

Сен бул жерде не жатасын? Башка жата турған жерин жокпу?

— Мен хан кызынын табышмагын тапканы келдим, — деп жооп бериптири таз.

Кенизек кыз хан кызына келип айтканда, аны алып келүүнү буюрат. Таз баланы алдына алып келишкенде хан кызы бул табышмакты айткан экен:

Алыс жерде от жанат,  
Аны тапчы таз бала?  
Сасык жайда ит үрөт,  
Муну тапчы таз бала?  
Чарбагымда жуп чынар,  
Бул эмине таз бала?  
Эшигимде кош мунар,  
Бул эмине таз бала?



Кара талым бутаксыз,  
Бул эмине таз бала?  
Эки ак козум сөөгү жок,  
Муну тапчы таз бала?


Ошол таз бала хан кызы Эрке айымдын табышмагынын жообун мындайча чечмелеп берет:

Алыс жерде от күйсө,  
Бөрү көзү Эрке айым.  
Сасык жайда ит үрсө,  
Кур бакалар Эркайым.  
Чарбагында жуп чынар,  
Ата-энен Эрке айым.  
Эшигинде кош мунар,  
Ага-инин Эрке айым.  
Кара талың бутаксыз,  
Кара чачың Эрке айым.  
Эки ак козун сөөгү жок  
Кош анарың Эрке айым! –

деп жооп бериптири.

Ошол замат хан кызы Эрке айым кенизек кыздарына табышмагынын жообун таап алғандыгын айтат. Кенизек кыздар бул жаңылыкты ханга кабарлашат. Хан кырк күн той өткөрүп кызын таз балага алып берет. Таз бала атын ақылман Адил коюп, хан өзүне вазир кылыш алат.

Ошентип Эрке айым менен Адил таз бактылуу өмүр сүрүшкөн экен.





## КОТОРМОЛОР

### КУДДУСДДУК МУХАММАДИ

«Эненин көөнү балада,  
баланын көөнү талаада».

Достор өзү кандай кеп,  
Бир-бирине окшош тек.  
Макал айтат мындай деп:  
«Эненин көөнү балада,  
Баланын көөнү талаада!»  
Чын сөзбү, ушул кана анда?  
Көөнүбүз болсо салаада,  
Көөнүбүз болсо талаада,—  
Энесине карабас,  
Мындай бала жарабас!  
Макалды ким ойлогон?  
Мындай бизде болбогон.  
Ушул макал туура эмес,  
Чыгарабыз ондоодон.  
Достор өзү кандай кеп,  
Түзөтөлү мындай деп:  
«Эненин көөнү балада,  
Баланын көөнү энеде!»  
Энелердин сүйүсү,  
Аксын дайым денеде.  
Көөнүбүз жүрсө талаада,  
Калбайбызы жемеде.  
Сүйүсү эне-баланын,  
Сүйүсү Ата-Мекендин!

Сүйүсү тууган эки элдин,  
 Жыпардай жыты талаанын.  
 Чексиз биздин сүйүбүз,  
 Чексиз элди жактыруу.  
 Ээбиз мындай сүйүгө,  
 Биздин балдар бактылуу.  
 Мекенибиз сүйгөндөй,—  
 Ата-эненбиз күлгөндөй.—  
 Элге макул келгендей.  
 Гагарин менен Андрян,  
 Жерди айланып жүргөндөй,  
 Сүйөбүз ата-энени,  
 Жарыкты сүйгөн түн өндүү,  
 Жерди сүйгөн күн өндүү!  
 «Эненин көөнү баллада,  
 Баланын көөнү энеде!»  
 Энелердин сүйүсү,  
 Аксын кандай, денеде!

## КУЙРУК

Балдарга сөз тарады:  
 «Тургун ишке жарады.  
 Тагдырдын бул буйругу,  
 Пайда болду куйругу!»  
 Сөз кылышты: «Катып ал,  
 «Эки» деген аты бар.  
 Бул тагдырдын буйругу,  
 Сүдүрөлөт куйругу»!

Жан-жаныбар сезбесин,  
 Тургунжандан безбесин.  
 Алардыкы пайдалуу,  
 Кызмат кылат өзүнө,—  
 Коруйт жылкы куйругу,  
 Чымын консо көзүнө.  
 Уй көгөндөн сактанат,



Күш күйругу учурат,  
Кескелдирик күйругун,  
Кесип жолдон кутулат.  
Ар бир жандын күйругу,  
Пайдалуу иш аткарат.  
Күйругучу Тургундун,—  
Башы да бар буту бар.  
Эй Тургун сен көзүндү ач,  
Билим жактан утук ал!

## КАРАБАЙДЫН БУЛ ҚЫЛГАНЫ ТУУРАБЫ?

Китеңкана китебин,  
Айрып салды Карабай,—  
Барактары бөлүнүп,  
Китең калды жарабай.  
— Неге тыгтың аны — деп,  
Сурап койсо Ыкыбал:  
— Сеники эмес, жакшылап,  
Өзүндүкүн тутуп ал.  
Бул мектептин китеби,—  
Деп Карабай күчөдү.  
— Мектептиki кимдики?—  
Биздики бүт элдики!  
Эгер билсөң Карабай,  
Бириңчиден сеники!  
Китең алган ар бала,  
Тыта берсе сенчилеп,  
Кийинкилер барагын,  
Кимден сурайт берчи,— деп.  
Бөбөктөргө кийинки,  
Китең керек эмеспи.  
Айрыктарын көргөндө,  
Колун сынгыр дебеспи!  
Китеңканасы мектептин,  
Кайдан алат аларды?

Ага кеткен каражатты,  
 Элим оңой табабы?  
 Дыйкан менен жумушчу,  
 Тер ағызат жұзұнөн.  
 Ата-әне агалардын,  
 Эмгегинин изинен.  
 Келген китең әмеспи!  
 Оксусун деп сага, мага,  
 Берген китең әмеспи!  
 Мына ушундай китеңти  
 Тытып салдың сактабай.  
 Ата-әненин эмгегин,  
 Урматтабай, барктабай,  
 Мектептика кимдики?  
 Биздики бүт әлдики.  
 Эгер билсөң Карабай,  
 Бириңчиден сеники.  
 ...Китеңкана китеңин,  
 Тытып салды Карабай.  
 Барактары бөлүнүп,  
 Китең калды жарабай.  
 Жаман жорук экенин,  
 Ықыбал койду баалабай?!

### МЕКТЕПКЕ КҮНДӨ БАРГАНДА

Мектебине барганда,  
 Бир аз билим алыш кел.  
 Эжейиндин айтканын,  
 Эс-акылга салыш кел.  
 Ата-әнен сага да,  
 Түрдүү нерсе апкелет. –  
 Үтүк, көйнөк, тумактын,  
 Өлчөмдөрү чак келет.  
 Алик керек саламга,  
 Таяк керек чалдарга,  
 Тартип керек балдарга.



Болбо мындай окуучу:  
 Кейпин қетип шалпайып,  
 Булганыч жүрбө талпайып,  
 Бошон тартып сабакта,  
 «Агай мага тийбелеп»,  
 Башты катып партага,  
 Дептеринди чиймелеп,  
 Окудум деп катаарда,  
 Жүргөн менен иш чыкпайт.  
 Эжейинди укпасан,  
 Жылдык бааң беш чыкпайт.  
 Мектебине барганда,  
 Бир аз билим алыш кел!  
 Эжейиндин айтканын,  
 Эс-акылга салыш кел!

## КУДРАТ ХИКМАТ

### АК ТЕРЕК, КӨК ТЕРЕК

Эркетайдын багында,  
 Эки жакка бөлүнүп,  
 Мындай дешип айтышат:  
 Бир-бирине бөлүнүп:  
 – Ак терекпи, көк терек  
 Бизден сизге ким керек?

Чылбыр чачы селкилдеп,  
 Чыгат кыздар мындай деп:  
 – Бизге керек мектепте  
 Жакшы окуган Алишер.  
 – Ак терекпи көк терек,  
 Бизден сизге ким керек?

Таамай сүйлөп бу балдар:  
 – Эми бизди женғиле,  
 Эң алдыңкы окуучу!

Эрке айымды бергиле!  
 – Ак терек, көк терек  
 Бизден сизге ким керек?

### КӨКТӨМ КӨРКҮ

Муздак шамал жылыш акырын,  
 Чөптердү ыргап кылат өкүмүн.  
 Мажүрүм тал арық боюнда,  
 Суудан карайт жашыл көкүлүн.

Таңдын жели желппип жүзүндү,  
 Жигде зарга кирип жоголот.  
 Шүүдүрүмдөр жерге үзүлөт,  
 Жаш шиберлер ыйлап сооронот.

Канаттуулар бирден чөп тиштеп,  
 Уя салат тыттын шагына.  
 Башын чайкан тынбай теректер,  
 Құндү карайт көктү сагына.

Бедепая жашыл килемдей,  
 Чынарларда күштар чырылдайт.  
 Көрдүнбү дос, көктөм көркүн сен,  
 Жаштық өндүү жашыл ыр ырдайт!

### ТАРТИПСИЗ ОКУУЧУ

Бахап деген бир бала,  
 Билбейт жүрүш-турушун.  
 Өзүн мактайт ар убак,  
 Билет балдар мунусун.  
 Кийгеничи жап-жаны,  
 Чачы болгон пружина.  
 Дайым экспонатка,  
 Койгон сөзү «Дружина»!




Салам айтса достору,  
 Тили келбейт алике.  
 Кыйынсынып унчукпайт,  
 Отүп кетет ал тике.  
 Бекер жүрөт салактап,  
 Адат болгон кечигүү.  
 Эптең сегиз чыгарат,  
 Төрткө кошуп экини.  
 Үйгө барса туфлисин,  
 Чечип берет апасы.  
 Китеңтерде тартип жок,  
 Колунун кетпейт какачы.  
 Сумкасынын ичинен,  
 Түркүн буюм арылбайт.  
 Перосун да дат баскан,  
 Кағаз тытып жазылбайт.  
 Құн чыккыча козголбайт,  
 Жоруктары ойлонтот.  
 «Кеч калдың деп окуудан», –  
 Құндө атасы ойготот.  
 Учуп жетет базарга,  
 Айрық жени желектей.  
 Китең такыр окубайт,  
 Бою мырза теректей.  
 Дайым минтип сүйрөлүп,  
 Жүрө берсе ойлонбой,  
 Бахап анда не болот.  
 Кемчилдигин ондобой!?  
 Унутпасын муну да,  
 Бахаптын дос, жакыны,  
 Артта калып сандалып,  
 Арман кылар акыры?!

### ЧАГЫМЧЫ

Этиет бол Зебиге,  
 Ишенбе сөз кебине.

Тоодой кылып жеткирет,  
 Келтирип өз әбине.  
 Мен да мурун ишенбей,  
 Жүрдүм көңкө күзөтүп,  
 Бир күнү ачты көзүмдү,  
 Ыза кылып түзөтүп.  
 Мен Садырбек жөнүндө,  
 Айткан элем тамаша.  
 Чымын сөздү пил кылып,  
 Жекириптири караса.  
 Чуркал келип Садырбек,  
 Тили оозуна тыгылып,  
 Мурунумду муштуму,  
 Кете жазды сындырып.  
 Бул окуя Зебинин,  
 Кулагына жетиптири.  
 Көрүп калса көчөдөн,  
 Качат менден бекинип.  
 Сезсе керек өзү да,  
 Кетиргенин чекилик.  
 Курбулары алардын,  
 Текшерди бул иштерин.  
 Эскертишти чогулуп,  
 Жоготуп «миш-миш» терин.  
 Азыр Зеби мектепте,  
 Андай эмес оңолду.  
 Сабак, оюн көнүлдүү,  
 Уруш, жаңжал жоголду.  
 Араңарда чагымчы,  
 Чыгып калса Зебиндей.  
 Көбөйбөсүн оорусу,  
 Алгыла алдын эринбей!





## ТУРСУНБАЙ АДАШБАЕВ

### ТОПЧУ

Сабира эже чакырганы,  
Бара жатып коншусун,  
Жол боюна түшүрүп койду,  
Кемзелинин топчусун.  
Кумурскалар топтолушуп,  
Кенеш курду шашылып:  
— Бир, эки, үч! — көтөрдүк,  
Тегирмендин ташын бу?!

### АРКАН КЫЛЫП

Суур өндөн азып,  
Издеп оокат-азык.  
Жакындал эски журтка,  
Таштын үстүнө чыкса,  
Кирпи адатынча,  
Шашып ушунча,—  
Сүйрөп барат жыланды.  
Андан суур сурады:  
— Капчыгың толгон экен,  
Жолун абдан болгон экен!  
— Жок ээ досум, антип айтпа.  
Деди кирпи токтоп айтты,—  
Жылан жечү адатым бары,  
Алда-качан калып кеткен.  
— Же кургатып кышта аны,  
Жанчасынбы талкан кылып?  
— Курбум отун алыш үчүн,  
Пайдаланам аркан кылып!

### КУМУРСКАЛАРДЫН АРЫЗЫ

Көптөн бери кумурскалар,  
Таң калышып Эргешке.

— Үйрөнбөптүр,— деп күлүшөт,  
Алигиче нан жешке.

Чай ичкен соң дасторконду,  
Жыйнаганга жарабайт.  
Кадам сайын нан күкүмү,  
Чачылса да карабайт!

Биз дыйкандын ак әмгегин,  
Ардактайбыз, сыйлайбыз!  
Эргеш чачкан нан күкүмүн,  
Качанкыга жыйнайбыз?!

### КҮНДҮ САГА ЖӨНӨТӨМ

Салам ата!  
Сагынбастыр,  
Сизди мендей эч киши.  
Асандычы сүзүп койду,  
Коншубуздун эчкиси.  
Чоң казанда сүт толтура,  
Көбүк көөлгүп төгүлүп,  
А чоң энем көрбөй аны,  
Ойго баткан чөмүлүп.  
Менден күндө сурап калат,  
— Качан келет атан,— деп.  
— Келет деймин аны аяп,  
Мен кат жазып жатам деп.  
Гозопая кең-кесири,  
Жетет кышка жакканга,  
Окуу бүтүп байкем келген,  
Шайлашты аны башкарма.  
Кечээ мага тай акем айтты,  
Москва суук экен деп,  
Ичигинди алпарсамбы  
Ойлойм кантип жетем деп.  
Учкум келет сиз тарапка,



Минип алыш «атама»,  
Күнду сизге жөнөтсөмбү,  
Салып жазган катыма.

## САЯКАТЧЫ КУМУРСКА

Тал бариги сууга түшүп,  
Болду кайык.  
Кумурсага мындай кайык,  
Эң ыйык.  
Жалбыракка шарт олтуруп,  
Шилтеп калак.  
Тайманbastan саякатка,  
Кетип барат.  
Тентуштары кош дегенге,  
Үлгүрбөдү.  
Жалгыз караан тээ чексизде,  
Бүлбүлдөдү.  
Тентуштары кылды кеп-сөз,  
Дайындашпай.  
Кумурска кетти саякатка,  
Кайырлашпай.

## ҮЙУН ТАППАЙ

Түнү бою булут тынбай,  
Элеп чыкты.  
Асман, жерди ак шейшепке,  
Бөлөп чыкты.  
Бүт коркунуч кар алдында,  
Калды дайын...  
Шагын ийип таазим кылат,  
Арча, кайын.  
Коен иштен кетип барат,  
Кечти сезбейт.  
А токулдатып донкулдак,

Жемин издейт.  
 Коён ойлойт: «Бул да мендей,  
 Ичкени – адат!  
 Ўйун таппай ар эшикти,  
 Такылдатат!»

### ТӨРТ МЕЗГИЛ

Жаз куттуктап ааламды,  
 Гүлүн терип шашыла.  
 Тегерете гүл чамбар,  
 Кийип алган башына.

Шамал айдал булаттун,  
 Убадасын сурады.  
 Дыйкан жерин иштетип,  
 Эгип жатты буланы.

Кабак-кашы бүркөлүп,  
 Булаттар тоого көчүштү.  
 А турналар шашылып,  
 Батыш жакка кетиши.

Муздак кургак кар түшүп,  
 Мұлдө көчө карчылдап,  
 Чана сүйрөп дан сатып  
 Шакир жүрдү шартылдап.

### АДИС ЧАЧТАРАШЧЫ

Африкада чачтарашмын,  
 Дүкөнүм бар саваннада.  
 Қомүлбәймүн пил сыйктуу,  
 Чад көлүндөй ваннада.  
 Ата-бабам жираф бу деп,  
 Атымды да билип койгон.



Бийиктигим алты метр,  
 Кем эмесмин эч бир бойдон.  
 Дарактардын сакал, чачын,  
 Алып турам өзүм барып.  
 Акация жалбырагын,  
 Көрдүнөрбү, койдум алыш.  
 Туш-тарабым көлөкөлүү,  
 Кайчылаймын шашкандан.  
 Паанек болор Төө күшкә,  
 Жамғыр төксө асмандан.  
 Ишке кирсе клиенттерге,  
 Моюн халат тутулбас.  
 Чач-сакалы өскөн дарак,  
 Бизден качып кутулбас!

## КОРНЕЙ ЧУЙКОВСКИЙ

### ЖУУҮНДҮРБЕК

(Жомок)

Төшөктөрүм,  
 Качты, көрүн,  
 Шейшеп учту турсам карап,  
 Жаздык неден,  
 Кетти менден,  
 Секирип ал бака сымак.

Билбейм эми,  
 Эмне дешке,  
 Шам бекинди,  
 Минтип мешке.  
 Мен китепти,  
 Алам десем,  
 Менден качып кеткен экен.  
 Кеткен экен.

Самоварга келе калып,  
Чай ичем деп турсам жанып:  
Ал соргогун качты менден,  
Жан сыяктуу отту көргөн.

Бул эмнеси,  
Кандай жорук?  
Барат деги,  
Эмне болуп?  
Чаң-тополон,  
Мына келип,  
Баш айланды,  
Тегеренип!

Жүгүрүүдө,  
Дазмал,  
өтүк,  
Куймак болсо.  
Калды кетип.  
О, алардын  
артынан бүт,  
Өздөрүнчө кетип жатты  
Көсөө,  
Белбоо,  
Күбүрөшүп.  
Учуп колдон,  
Чаң-тополон.  
Бардыгына эмне болгон.

Бир карасам апамдын,  
Бөлмөсүнөн аксаган.  
Жуунгуч өзү чыкты да,  
Башын чайкайт башкадан;

«Ах сениби, кир болгон,  
Торопой да эп экен.  
Моручунун өзүндөй,  
Эмне болгон кебетең?!



Моюнунда чексе кир,  
Сыя болгон мурунун.  
Колун минтип кап-кара,  
Мобу шымын тап-таза. –  
Качпа мына карматпай,  
Жеталбай сен курудун?!

Жарык чачып таң атса,  
Жуунат мышык, чычкандар.  
Жуунат конуз, жөргөмүш,  
Жерде-көктө учкандар.

Тазалыкты билбедин,  
Кабат-кабат кирлерин.  
Күйүп сага не дейин,  
Качты байпак, мээлейин.

А мен улуу Жуундургуч,  
Таза жүргөн Жуундурбекмин.  
Жуунгучтардын начальниги,  
Сүлгүлөрдүн командири,  
Ден-соолугу болом көптүн.

Мен чакырсам жерди тээп,  
Аскерлерим бүт келет.  
Бет жуугучтар шатырап,  
Кирип келет тапырап.

Үн чыгарып шарактап  
Буту менен тарактап,  
Сурайт сенин жашынды, –  
Бүт самындайт чачынды.  
Бет жуугучка тазартып,  
Сууга малат башынды!»

Илегенди чакырды,  
«Келбейсин» – деп бакырды!

Бүт щеткалар шол замат,  
Келди колун булгалап.  
Өздөрүнчө бийлешти,  
Анан сүйлөштү:

«Моручуңу эми биз,  
Өзүбүз деп сезебиз,  
Анын кирлүү денесин,  
Агаргыча эзебиз!»

Самын жууду чачымды,  
Укпай такыр сөзүмдү.  
Кайра-кайра көбүртүп,  
Ачыштырды көзүмдү.

Жинди болгон бул сүлгү,  
Келди мага каяктан.  
Качтым көчө, сай бойлоп,  
Качкан сымак таяктан.

Тавр багынан качып өттүм,  
Тосмосунан ашып өттүм.  
Кууп келет артынан калбай,  
Оозун ачып карышкырдай!

Аллеяда калды учурал,  
Жакшы тааныш Лаан палбан.  
Тотош, Кокош балдары бар,  
Көрө коюп берди жардам:  
Ал сүлгүнү келатып,  
Жутуп койду каратып.

Качыратып тиштерин  
мага,  
Айтты туруп бүт кебин  
мага:  
Кана, кеткин үйүнө,—  
деди ал.



Абалыңа сүйүнбө,—  
деди ал,  
Жуунгун кирлүү бетинди,—  
деди ал.  
Агартып кел этинди,—  
деди ал.  
Аткарбасаң сөзүмдү,—  
деди ал.  
Жеп коёмуң өзүндү,—  
деди ал.

Карабай алды-артыма желдей желдим,  
Жуунгучтун алдына мен жетип келдим!

Самын сүртүп,  
Самын сүртүп,  
Аны аябай көбүртүп.  
Сыяны дагы,  
Ылайды дагы,  
Кетирдим самынга жедиртип!

Бүт агартып этимди,  
Жууп жаттым бетимди.  
Көрдүм, айтсам чынымды,—  
Колго келген шымымды.

Күймак келди «болсун» деп,  
Мени жеп ал досум деп.  
Майланган нан көрүп ишти,  
Ал оозума келип түштү.

Мына ачылып китебим,  
Жаркылдатты бүт өнүн.

Грамматика, эсеп менен,  
Бийлеп жатты сүйүнгөндөн.

Жуундургуч мына эми,  
Сүлгүлөрдүн командири.

Таза жүргөн эң атактуу,  
Жүүндүрбек деген пири.  
Мага келип бийледи,  
Бетимен өөп сүйлөдү:

Азыр сени мактаймын мен,  
Аппак болдуң пахтага тен.  
Таза жүрүү сага кеппи,  
Ыраазы кылдың Жүүндүрбекти.

Айтпай жуунгун эч кимге,  
Эртең менен кечинде.

Арабыздан,  
Тартип бузган,  
Моручуга,  
Жүүнбаган –  
Уят, Уят!  
Уят тууган!

Жашасын жыттуу самын болгон үлгү,  
Жана да жумшак сүлгү.  
Порошок тиш тазалап,  
Тарасын чачты тарак!

Чакада, тепшилерде, илегенде,  
Денизде, океанда жана көлдө.  
Кана эми, биз туралы дайым жуунуп,  
Шумкуйлу, сүзөлү бир чабак уруп!

Мончодо, ванналарда кирип бууга,  
Ар качан ар убакта,  
Түбөлүк алкыш сууга!

### ЧЫМЫН, ЧЫМЫН ЧЫҢҚЫЛДАК

Чымын, чымын чыңқылдак,  
Бара жатты ыр ырдан.



Ал талаага барыптыр,  
Акча таап алыштыр.

Базарга тез келип ал,  
Сатып алат самовар:

«О, конуздар келгиле,  
Чай ичип, нан жегиле?»

Көп конуздар келишип,  
Жатты тамак жеп-ичип

Үй конуз келип көчөдөн,  
Ичти эки-үч кеседен.

Жибиди деп бүт денем,  
Көбү ичишти сүт менен.

Жатты Чыкең келгин деп,  
Туулган күнүн белгилеп!

Чымынга бүргөлөр келишти,  
Өтүктү белек деп беришти.

Жалтырайт басканда жанындан,  
Алтындан сыйырма тагылган.

Келди мына чымынга,  
Эне-аары таранып.  
Ал да куру келбептир,  
Келген тура бал алыш.

«О периштем көпөлөк,  
Бал каймактан жесениз?  
Жакпай калды көрүнөт,  
Даярданбай кечээ биз?»...

Аңгыча чыгып бир жөргөмүш карыган,  
Чымынды сүйрөп түнүлдүрдү жанынан.

Байкуш Чымын чыңырды,  
Чымын жандан түнүлдү.

«Айланайын меймандар,  
Шумпай чыкты жолуман!  
Аябадым барымды,  
Чай ичинер колумдан.  
Чыгаргыла мени эпте,  
Жөргөмүштүн торунан!»

Бирок баары жорголоп,  
Жатышты корголоп.  
Башын араң батырып,  
Бурч кычыкка жашынды:

Конуздар бекинди диванга,  
Жашынышты курттар дубалга.  
А бүргөлөр качты,  
Эсине албай кармашты!  
Эч ким ордунан жылбады,  
Айтсак чынын:  
Өлсөң өле бер дегенсип,  
Байкуш Чымын!

Чегирткечи, чегиртке,  
Жакшы эле жан семиртсе.  
Такыр кылбай чекилик,  
Келди секирип.  
Көзү тостоюп,  
Турду мостоюп!

А шумпайдын көздөрү жайнады,  
Чымындын колу-бутун жиби менен байлады.  
Курч тиштерин жүрөгүнө аштады,  
Эми анын канын соро баштады.

Бошонууга Чымын чыркырап,  
Жанын үрөйт.



А шумпайын унчукпайт,  
Күлүмсүрөйт.

Чиркей келип ангыча,  
Иши чыкты онунаң.  
Кол чырагы бар экен,  
Жарык чыгат колунан.

«Кайда канкор шумпайын,  
Башын айра муштайын!»

Жакын учуп келди да,  
Ал баштады урушун:  
Башын үзө чапты да,  
Кынга салды кылъгын!

Колдон тартып Чымынды  
«Айтайын – дейт сырымды:  
Кан ичкичи жок кылдым,  
Көнүлдү эми ток кылдым.  
Макул болсон сөзүмө,  
Үйлонойүн өзүңө».

Жан-жаныбар жашынган,  
Жерлеринен чыгышты:  
«Алкыш, алкыш Чиркейге?! –  
Деп макташып турушту.

Чуркап келип конуздар,  
Тезден отту жагышты.  
Кубанычтуу сүйүнүп,  
Баары дүрбөп калышты.

Кыркаяктар канаке,  
Бол тезинен келгиле,  
Музыканттар ойношсун,  
Бирге бийлеп көргүлө?

Барабандар жаңырып,  
Сызгырылды кыл кыяк.  
Чымын, Чиркей бийлешти,  
Кийгендери чылгый ак!  
Түк карабай шартына,  
Бийлеп кирди кантала.  
Сөөлжан болсо курт менен,  
Бий баптады бүтпөгөн.

Бай мырзалар конуздар,  
Пейили ток сүйлөшөт.  
Көпөлөктү айлантып,  
Кол булгалап бийлешет.

Тар-ра-ра-ра жашаңар,  
Бийлеп кирди пашалар.  
Бүт эл алды сүреөгө,  
Чымын чыкты күйөөгө.  
Бар тура анын убайы,  
Ал Чиркейдин жубайы!

А кумурска, кумурска,  
«Туруш жок деп урушка». —  
Жары менен бийледи,  
Бүргөлөргө сүйлөдү;  
«О бүргөлөр, бүргөлөр,  
Антип бизге күлбөнөр.  
Тара-ра-ра, та-ра-ра,  
Таарынышып жүрбөнөр?»

Кычырапшып өтүктөр,  
Тарсылдашат такалар!  
Таң аткыча бийлешмек,  
Болду мына пашалар.  
Жан-жаныбар биригип,  
Кубанычка батышты.  
Чымын менен Чиркейдин,  
Тоюн тойлоп жатышты.



## УУРДАЛГАН КҮН

(Жомок)

Күн жаркырап кичине  
Кирди булут ичине.  
Коен күндү карады,  
Айлана бүт каранғы.

Калптын отун тамызган,  
Ала капитал сагызган.  
Түш-тарапка шашылды,  
Турналарга бакырды:  
«Кокуй, шорум Лаан баатыр  
Күндү жутуп жеп жатыр!»

Айлана бүт кап-кара,  
Астанадан аттаба:  
Чыкса эшикти ким ачып –  
Ал жоголот адашып.

Таранчы ыйлап ачынат:  
«Чыкчы, Күнүм батыраак!  
Күнсүз жыргал берилбейт,  
Жерден буудай көрүнбөйт!»

Өздөрүн кыйнап,  
Коендор ыйлап:  
Кулактары салаңдайт,  
Үйлөрүнө баралбайт.

Тостогой көз суу чаян,  
Сойлойт кара жер менен.  
Карышкырлар улушат,  
Келе жатып төр менен.

Абдан басып ой,  
Эртелеп эки кой.  
Жатты эшикти койгулап:

Та-ка-так, та-ка-так!  
 «Эй, жырткычтар чыккыла,  
 Лаан баатырды жыккыла!  
 Ал ач көзүн тоюптур,  
 Күндү жутуп коюптур!»

Шириң окшойт Жан деген:  
 «Ким күрөштөт Лаан менен.  
 Ал азуулуу, карылуу,  
 Күндүн бербейт жарыгын».

Аюунун ийинине келишти алар:  
 «Чык,— дешти — мезгил эмес үйдө калар.  
 Жатканың жетет, жалкоо, соруп бармак,  
 А күндү ким куткарый алыш калмак!»

Бул сөздү укту аюу абдан жерип:  
 Келди ал сазды бойлоп тегеренип.  
 Кайгырып анан токтоп аздан,  
 Чакырды балдарын бүт эми саздан:

«Ой, кайда тампагайлар, барасынар?  
 О мени карыганда аясанар?»

А сазда Аюу-энэ барат улам,  
 Балдарын издейт дүмүр арасынан,  
 Балдарым, жоголдунар силер кайда?  
 Же түшүп кеттинерби терен жайга?  
 Болбосо кокусунан иттер талап  
 Кеттиби ичиндерден бирден жарып?»

Ал кечке токой ичин аралады,  
 А бирок, балдарын эч табалбады.  
 Көрдү бир үкүлөрдү бара жатып,  
 Карапкан эки көзүн балбылдатып!

Коён чыгып алдынан,  
 Айтты сөзүн камдаган:



«Турган уят майышып,  
Коен эмес, Аюусун.  
Лаан баатырга баргынын,  
Кекирткөн алғынын.  
Колун кол, бутун бут кылыш,  
Күндү келгин кустуруп.

А күн кайра жаркырап,  
Күйсүн көктө шам чырак.  
Сенин тентек балдарын,  
Тентиген мамалактарын. –  
«Чоң ата биз келдик» – дешип,  
Кучакташсын эркелетип!»

Турду да,  
Аюу баатыр,  
Чыңырды.  
Аюу баатыр,  
Чоң дайра,  
Тарапка эми,  
Ал чуркап,  
Келе жатты.

А чоң дайра ичинде,  
Лаан жатат,  
Суналыш.  
Анын азуу тишинде,  
Нурун сыртка чыгарыш –  
Же от эмес жагылган.  
Алоолонот кызыл күн,  
Уурдалыш алынган.

Аюу карап асманга,  
Түрттү Лаанды капталга:  
«Шумпай сага келди ким? –  
Күндү кусуп бергенин!  
Ансыз сыйрыш теринди, –  
Сындырамын белинди. –

Күйругундан сүйрөтөм,  
Уурулук не үйрөтөм!»  
Күнсүз жердин асманы,  
Ааламды түн кептады.

Уятсыз Лаан каткырат,  
Күйругу суу чапкылаап:  
«Мен кааласам тоёмун,  
Айды жутуп коёмун!»  
Жакындады,  
Аюу баатыр,  
Ачууланды.  
Аюу баатыр,  
Чыксын деп,  
Шумпайдын,  
Азыр жаны.  
Бүктөп, чапчып,  
Жатты аны:  
«Көрөсүң бирди,  
Бербесен Күнду!»

Лаан коркуп жанынан,  
Үнү чыкты жалынган.  
Оозун кенен  
Ачканда,  
Күн куланып чыкты да,  
Туруп калды асманга!


Анын нуру жашыл, ак,  
Жатты жерге чачырап.  
Салам, күнүм адашкан!  
Салам, сага көк асман!

Канаттуулар ыр курап,  
Көктө учушту пырпырап.  
А коёндор, коёндор,  
Көк майсага умтулат.  
Келе жаткан көнүлдүү,



Мамалактар көрүндү.  
Томпондошуп келишип,  
«Чон ата, биз келдик» – дешип,  
Кучакташты эркелешип.

Башталды оюн-жарышуу,  
Кубанычтуу баарысы,—  
Тыйын чычкан, коёндор,  
Кыздар, балдар баарысы.  
Аюуну өөп кучактап,  
Бу күн үчүн рахмат! –  
Деп жатышты ызааттап!



—



## ЖАНЫ КАЗАН ЖӨНҮНДӨ ЖОМОК

### I бөлүм

Апам, атам базардан,  
Бүтүрүшүп көп ишти.  
Аппак калай казандан,  
Бирди сатып келишти.

Алоолонтуп от жагып,  
Кыркып пияз сабагын,  
Этин кууруп, туз салып  
Камдап жатты тамагын.

– Кеттим! – десем:  
– Каякка?  
Кенешкин – дейт кардына...  
Булоолонтуп табакка  
Палоо келди алдыга.

Бердим курсак азабын!..  
Табакта жук калабы?!  
Ушул калай казандын  
Кандай ширин тамагы?!

– Үйдүн ичин жыйнагын,  
Карагын, – деп Бекишти, –  
Апам, атам кийинип,  
Театрга кетиши.

Мен Бекишти жетелеп,  
Чыгып кетип көчөгө,



Келдик үйгө кеч кирип  
Тартылаарда көшөгө.

Тамызбастан чыракты,  
Мен кирсем ашканага,  
Тосо калып кулакты  
Көп ой түштү санаага.

Карап тыптынч турамын,  
Терезеде гүлдөрдү.  
Анан укту кулагым,  
Шыбырашкан үндөрдү:

– Жалап, жатса мышыктар  
Калбады, – деп дарманым,—  
Казан, Аяк, Кашыктар,  
Айтышууда арманын.

Чөмүч айтат:  
– Эми мен,  
Мына ушуга капамын,  
Эки-үч күндөң бери мен,  
Жүулбай минтип жатамын.

Моюнумду койкойтуп  
Идиш элем жасанганды,  
Жатам абдан уялып,  
Жаңы келген казандан.

Казан айтат:  
– Өнүмөн  
Капа болдум өзүмө...  
Кантип шундай көрүнөм,  
Бирөөлөрдүн көзүнө.

Кашык айтат:  
– Болуптур,  
Мына мени карачы?

Жалаң кирге толуптур  
Колдорумдун салаасы.

Бокал, Фужер:  
— Қөрчү, — дейт,  
Олтурушуп арызга,—  
Бизди чайқап койчу,— дейт,  
Сууну сурап карызга.

Мен бул жерден чынында  
Таппай калдым амалым.  
Бет кызарып тынымга,  
Уялып жер карадым.

Мен чыракты тамызып,  
Жок болсо да убактым,  
Ысық сууну ағызып,  
Идиш-аяк жууп жаттым.

## II бөлүм

Атам, апам келишти,  
Эл жатарда кеч, түндө.  
Буларды айтып беришти,  
Каалабадым эч кимге.

Экинчи күн жашынып,  
Ашканага башбаксам:  
Үндөрдү уктум ақырын,  
Шыбырашып жатышкан:

- Ақылы бар неме экен  
Ушул үйдүн баласы...
- Эгер жалган дебесен —  
Таза жууптур, карачы?

Калай казан сөз айтат:  
— Калдым мына жалтырап!  
Кашық жанды кашайтат:  
— Мен! — деп сенден жаркырак!



Чөмүч сөздү жылдырат:  
— Кыйын го деп бул анда!  
Бокал кетти шыңгырап:  
— Аныңа түк кубанба?!

Чайнек сурайт чыныдан:  
— Айткының дейт чыныңды?  
Рюмкалар булундан:  
— Уккула дейт ырымды.

Чыкты сөздүн жарышы,  
Бир бирине байланып!..  
Кетмек кантип баарысы  
Чыр-чатақка айланып!

Мен мында өз убакты,  
Алаксытып талашты,—  
Жагып ийсем чыракты,  
Баары мага карашты.

— Талаш бүттү! Болгула,  
Мен эч нерсе укпадым! —  
Коюп өз-өз ордұңа  
Жайгаштырдым бүт баарын.

Кашық, Чөмүч, Бокалдын,  
Байланышы үзүлдү,  
Бардығы тең өзүнчө,  
Текчелерге тизилди.

Оной койдум бычакты,  
Колдоном деп күнүгө,  
Капкагын жаап Казанды,  
Салдым шкаф түбүнө!

Дайым оюн кура көр,  
Биздин намыс-ар сымак!  
Түбөлүккө тура бер,  
Тазалыгым жалтырап!!

